

**С.БЕГМАТОВ**

# **МУЗЫКА**

**6-класс үчүн окуу китеби**

Кыргыз тилинде 2-басылышы

*Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү министрлиги басууга сунуш кылган*

Гафур Гулам атындагы басма-полиграфиялык чыгармачылык үйү  
Ташкент — 2017

УҮК 78 (075)  
КБК 85.31 я 71  
Б 34

*Издано за счет средств книжного целевого фонда*

**Рецензенттер:**

**Гүлчехра Дадабаева** — Республикалык билим берүү борборунун «Музыка, искусство, эмгекке окутуу, дene чыныктыруу жана саламаттык» бөлүмүнүн башкы методисти.

**Васила Гаппарова** — Ташкент шаары, Учтепа районундагы 203-жалпы орто билим берүүчү мектептин музыка маданияты предметинин мугалими;

**Феруза Ахмадеева** — Ташкент шаары, Сергели районундагы 284-жалпы орто билим берүүчү мектептин музыка маданияты предметинин мугалими.

**Бегматов С.**

Музыка: 6-класс үчүн окуу китеbi. Кайта иштелген экинчи басылышы — С.Бегматов.— Т.: Гафур Гулам атындагы басма-полиграфиялык чыгармачылык үйү, 2017.— 88 б.

**Окуу китебинен өнүмдүү пайдалануу үчүн төмөндөгү шарттуу белгилерди эстеп калгыла:**



— музыка угуу



— музыка сабаты



— чогуу ырдоо



— суроо жана тапшырмалар



— өз алдынча окуу



— добуш көнүгүүлөрү

УҮК 78 (075)  
КБК 85.31 я 71

ISBN 978-9943-5006-9-3

© С.Бегматов.  
© Гафур Гулам атындагы басма-  
полиграфиялык чыгармачылык  
үйү, 2017

## СӨЗ БАШЫ

Урматтуу окуучулар! Сунуш кылышып жаткан 6-класстын «Музыка» окуу китеби силерди музыка чыгармачылыгынын классикалык ааламы менен тааныштырат. Классикалык музыка ар тараптан жеткилең болгон чыгармаларды өз ичине алат. Алар ар бир муун тарабынан күнт коюу менен үйрөнүлгөн жана келечек үчүн татыктуу мураскор болушуна чыгармачылыктын чоң булагы болуп келген.

Окуу китечен әлдик фольклор жана классикалык музыка, Чыгыш элдеринин музыкасы, азыркы замандагы эстрада музыкасы жана классикалык композитордук музикалары жана чыгармачылык багыттары боюнча түшүнүк аласынар.

Музыканы эл жаратат. Элдик обунчулар жана композиторлор элден алыш, кайта иштеп, классикалык жанрлар үлгүлөрүндө дагы элге сунуш кылышат. Элдик музыка жөнөкөй жана элдин турмушундагы чындык менен байланыштуу.

I чейректе – өзбек классикалык музыка жана алардын жанр өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүнүк берилген; II чейректе – азыркы замандагы музыка критерийлери, айрыкча, өзбек эстрада музыкасына көбүрөөк көнүл бөлүнгөн; III чейректе – араб, түрк, азербайжан, иран, кытай, уйгур, япон, инд, казак, кыргыз, тажик сыйктуу Чыгыш элдеринин музыкасы менен жакындан таанышасынар; IV чейректе болсо Дүйнө классикалык музыкасына чоң салым кошкон В.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шопен, М.Глинка сыйктуу Европа композиторлорунун классикалык музыка чыгармачылыгы менен таанышасынар.

Классикалык музыка элдердин улуттук каада-салттары менен сугарылган руханий байлыгы болуп, аларды үйрөнүү жана өнүктүрүү ар бир инсандын жетилиши үчүн зарыл.

*Автор*

**ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МАМЛІЕКЕТТИК ГИМНИ**

Сөзү *A.Ариповдуку*

*Салтанаттууф*

Музыкасы *M.(Мутаваккил)* *Бурхановдуку*

The musical score consists of eight staves of music in common time (C) with a key signature of one sharp (F#). The vocal line starts with a melodic phrase: a dotted half note followed by a eighth note, a quarter note, another eighth note, a dotted half note, a eighth note, a quarter note, another eighth note, and a dotted half note. The lyrics begin with "Ser-qu-yosh, hur o'l-kam, el-", followed by a dynamic ff. The music continues with "ga baxt, na-jot, Sen o'-zing do'st-lar-ga yo'l-dosh, meh-ri-", then a dynamic p. The next section includes "bon! Meh-ri- bon! Yash-na-gay to a-bad il-", followed by a dynamic f and mf. The lyrics continue with "mu-fan, i-jod, Shuh-ra-tin por-la-sin to-ki bor ja-", then a dynamic ff. The final section includes "hon! Ol-tin bu vo-diy-lar-jon O'z-be-kis-", followed by a dynamic f. The lyrics end with "ton, Aj-dod-lar mar-do-na ru-f hi sen-ga yor! U-lug'", then a dynamic ff. The final section concludes with "xalq qud-ra-ti jo'sh ur-gan za-mon, O-lam-ni mah-li-yo ay-la-", followed by a dynamic mf.

1.

gan di- yor!

*f*

2. Bag'- ri

2.

gan di- yor!

Serquyosh, hur o'lkam, elga baxt, najot,  
 Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon!  
 Yashnagay to abad ilm-u fan, ijod,  
 Shuhrating porlasin toki bor jahon!

N a q a r o t:

Oltin bu vodiylar – jon O'zbekiston,  
 Ajdodlar mardona ruhi senga yor!  
 Ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon,  
 Olamni mahliyo aylagan diyor!

Bag'ri keng o'zbekning o'chmas iymoni,  
 Erkin, yosh avlodlar senga zo'r qanot!  
 Istiqlol mash'ali, tinchlik posboni,  
 Haqsevar, ona yurt, mangu bo'l obod!

N a q a r o t:

Oltin bu vodiylar – jon O'zbekiston,  
 Ajdodlar mardona ruhi senga yor!  
 Ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon,  
 Olamni mahliyo aylagan diyor!

# I ЧЕЙРЕК

---

## КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКА ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

### *I-тема: ӨЗБЕК КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ*

«Өзбек классикалык музыкасы» — чебер музыкант, солист (жеке аткаруучу) жана обончулардын чыгармачылыгынын эң сейрек чыгармалары болгон макамдар, ири көлөмдөгү татаал күү жана ашулаларды (ырларды) өз ичине алат. Практикада ал «Өзбек классикалык музыкасы» же «кешиптик (профессионалдык) музыка», деп да жүргүзүлөт. Демек, классикалык музыка әлдик чыгармачылыктын профессионалдык багытына мүнөздүү болгон эң жакын музикалык үлгүлөр. Ушул багытка мүнөздүү болгон чыгармалар таланттуу обончулар тарабынан жаратылган жана жогорку даражага ээ болгон ырчы жана музыканттар тарабынан аткарылып келинген. Алардын мазмуну татаал жана терен. Ошол себептүү аларды аткаруу үчүн чоң чеберчилик, тажрыйба жана музикалык сабат керек болот. Өзбек классикалык музыка илгертеден жаштарга устарттар тарабынан үйрөтүп келинген. Муну, адатта устат-шакирттик салты деп жүргүзүлөт жана ад азыркыга чейин улантылып келүүдө.

Өзбек классикалык музыкасы ири көлөмдөгү күү жана ашуладан (ырлар) түзүлгөн. Алар мазмун жана форма жагынан түрдүү-түстүү. Биздин аймагыбыз диалекти боюнча 4 чоң өрөөнгө бөлүнөрү белгилүү. Булар: Бухара – Самарканد, Харезм, Сурхандарыя – Кашкадарыя жана Фергана – Ташкент өрөөндөрү. Диалектика тилде гана эмес, музикалык обондордо да өз көрүнүшүн табат.



Өзбек классикалык музыка чыгармаларынан үзүндүлөр уккула.



“Өзбекстан Республикасынын Мамлекеттик гимни”  
Сөзү А.Ариповдуку Музыкасы М.(Мутаваккил)  
Бурхановдуку



2/4 өлчөмүндө ритмдик түзүлүштөрүн ырдагыла.

The musical notation consists of a single line of music on a staff. It starts with a G-clef, a 2/4 time signature, and a key signature of one sharp (F#). The melody is composed of 16 eighth notes. The first 15 notes form a repeating pattern of two groups: the first group has four notes on the first three strings, and the second group has five notes on the last three strings. The 16th note is a single eighth note on the fourth string, positioned above a vertical bar line.

- ?! 1. Өзбек классикалык музыкасы жөнүндө айтып бергиле.  
•• 2. Кандай музыкалык үлгүлөр өзбек классикалык музыкасы делет?  
3. Өзбек классикалык музыкасы кимдер тарабынан жаратылат жана аткарылат?  
4. Өзбекстандагы кайсы өрөөндөрдү билесинер, алардың классикалык музыкага таасири кандай?  
5. Өзбек классикалык музыкасын аткаруу үчүн кандай тажрыйбаларга ээ болуу керек?

## 2-тема. КЛАССИКАЛЫК КҮҮЛӨР

Классикалык музыканын курамы эки түрдүү формага ээ болот. Алардан бири аспаптык музыка болсо, экинчиси ыр жолу. Аспаптык музыканын курамы Эң жөнөкөй элдик күүлөрдөн тартып, татаал макам үлгүлөрүнө чейин болгон чыгармаларды өз ичине алат. Булардын арасында макам аспаптык жолдору менен бирге өтө көп салттык классикалык чыгармалар да бар. Классикалык күүлөрдү өзбек обончулары түрдүү доорлордо жаратышкан.

Классикалык күүлөр илгертеден өзбек элдик аспаптары — танбур, дутар, гижжак, най, чанг жана сурнай сыйктуу музыкалык аспаптарда аткарылып келинген. Эң кенири таркалган аспаптарыбыздан дагы бири дойра. Иш жүзүндө көпчүлүк классикалык күүлөр жеке аспаптарда жана коштоочулукта аткарылып келинүүдө. Биз сүйүп угуучу классикалык чыгармалар абдан көп. Аларга

«Xojiniyoz I-II», «Cho‘li Iroq», «Mirzadavlat», «Munojot», «Savti Munojot», «Ufori Munojot», «Ilg‘or», «Rohat», «Rajabiy», «Sharof I-II», «Aliqambar», «Qo‘schinor», «Navro‘zi Ajam» сыйктуу күллөрдү мисал кылуу мүмкүн. Булардан балдарга да ылайыгы «Dilxiroj», «Jonon», «Lazgi» сыйктуу күүлөр.

**JONON**

**Орточо**



Азыркы замандагы аспаптык ансамбль тобу

Классикалык аспаптык күүлөрү руханий азық катарында адамдардын бардыгына жагат.

Элибиздин арасында классикалык аспаптык күүлөрдү жараткан жана аткарған көптөгөн белгилүү адамдар же-тишип чыккан. Алардан: Уста Алим Камилов, Юнус Ражабий, Токтосун Жалилов,

Сайджан Калонов, Ганижан Ташматов, Фахриддин Садыков, Мухаммаджан Мирзаев, Тургун Алиматов, Ахмад Адылов, Абдухашим Исмаилов, Улмас Расулов, Каҳрамон Дадаев жана башкалар.

«Cho‘li Iroq», «Qo‘shtor», «Rohat», «Jonon» күүсүн уккула.

(●) «Cho‘li Iroq», «Qo‘shtor», «Rohat», «Jonon» күүсүн уккула.

♪ Төмөндөгү күүнү нотага карап ырдагыла.



## BOLALAR

Сөзү Жуманиёэ Жаббаровдуку Музыкасы Хабибулла Рахимовдуку

Ылдам

Xud-di bog‘-lar gul -che-cha- gi Qir- lar- da- yo  
lo- la- lar, O‘z-be-kis-ton ke- la- ja- gi - Bo- la-  
lar, bo- la- lar, bo- la- lar! Biz quvnoqmiz,  
sho‘x, er-ka-miz Yo tog‘- dan sha- lo- la- lar,

Va-tan-ga por-loq er- ta-miz,  
 Bo-la-lar, bo-la-lar,  
 Bo-la-lar...  
 Bo-la-lar, Bo-la-lar!  
 Bo-la-lar!

Xuddi bog'lar gul-chechagi,  
 Qirlarda yo lolalar,  
 O'zbekiston kelajagi –  
 Bolalar, bolalar, bolalar!

Biz quvnoqmiz, sho'x, erkamiz  
 Yo tog'dan shalolalar,  
 Vatanga porloq ertamiz,  
 Bolalar, bolalar, bolalar!

Sevinch bo'lib yog'dik dilga,  
 Misli shabnam jalalar,  
 Biz iftixor, quvonch elga,  
 Bolalar, bolalar, bolalar!

Boshingizdan quyosh sochdi,  
 Mangu zarrin tolalar,  
 Iqbol bizga bag'rin ochdi,  
 Bolalar, bolalar, bolalar!

- ?! 1. Классикалык күүлөр дегенде кандай чыгармаларды түшүнөсүнөр?
2. Классикалык күүлөр кайсы аспаптык инструменттерде аткарылат?
3. Силер кандай классикалык күүлөрдүн атын билесинер?
4. Балдарга ылайык кандай классикалык күүлөр бар?
5. «Жонон» күүсүн эстеп, ырдап бергиле.

### 3-тема. КЛАССИКАЛЫК АШУЛА (ЫР)

Ашула – бул ырга караганда өнүккөн, форма жагынан чонураак болгон авждуу (кульминациялык чоку) чыгарма. Ашуланын тексттери да негизинен казал жанрына көбүрөөк таандык болот. Мындай өзгөчөлүктөргө ээ болгон чыгармалар, адатта, «классикалык ашула» же «эл ашуласы» деп жүргүзүлөт. Классикалык ашулалар да элдин арасынан чыккан чебер музыкант, ырчы жана обончулар тарабынан жаратылган. Классикалык ашулалар өзүнүн чон көлөмдүүлүгү, кендиги, терен мазмунга ээлиги менен ажыралып турат. Алардын түрлөрү, формалары абдан көп.

Классикалык ашулалар эл арасында кенири тараалган. Аларга «Ushshoq», «Feruz», «Bayot», «Suvora», «Chorgoh»ларды киргизүүгө болот. Элибизге жаккан ыр тез эле таркалат жана анын үлгүсү да көбөйөт. Өзгөчө «Ushshoq»тын бир канча түрү бар. «Samarqand Ushshog‘i», «Qo‘qon Ushshog‘i», «Toshkent Ushshog‘i», «Sodirxan Ushshog‘i» жана башкалар. Мындан тышкарды «Guluzorim», «Dilxiroj», «Ey sabo», «Ko‘cha bog‘i I-II», «Abdurahmonbegi», «Aylagach», «Fig‘on», «Sensan sevarim», «Munojot», «Tanova» сыйктуу ашулалар болсо эл арасында белгилүү болуп кеткен.

#### GULUZORIM

М.М. ♫ = 112

Музыкасы Хажы Абдулазиз Абдурасоловдуку

The musical score for "GULUZORIM" is presented in three staves, each starting with a treble clef and two sharps (A major). The time signature is 3/4 throughout. The lyrics are written below the notes:

Do'st-la- rim (ay), bir no- za- nin (o)  
ish- qi bu hol et-mish me-ni,  
zul-f(i) sav- - - do- si (ya) a- lif



Классикалык ашула аткаруучусу. Эл хафизи  
Махмуджан Тажибаев

пайдаланышат.

Классикалык ашула аткаруучуларды биз «хафиз» деп атайдыз. Биз устат ырчылардан Халима Насырова, Саадат Кабулова, Арифхан Хатамов, Ачылхан Атаханов, Хасан Ражабий, Улмас Сайджанов, Муножат Юлчиева, Махмуджан Тажибаев, Машраб Эрматовдорду урмат менен тилге алабыз.

● “Ushshoq”, “Soqiyupotai Savti Kalon” va “Guluzorim” (Хажы  
Абдулазиз Абдурасулов) чыгармаларынан бирин уккула.

Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылыш, ноталарын анық, так жана таза үн менен ырдагыла:

### Шашылбай



- ?!**
1. Ашула — кандай жанр?
  2. Классикалык ашулалардан кайсыларды билесиңер?
  3. Классикалык ашула кандай ақындардың сөздөрү менен ырдалат жана алардан кимдерди билесиңер?
  4. Классикалык ашула аткаруучулары жөнүндө айтып бергиле.

#### **4-тема. ШАШМАКАМ – ӨЗБЕК КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫНЫН НЕГИЗИ**

Шашмакам — өзбек жана тажик элдеринин классикалык музыкасы эсептелинет. Шашмакам Бухараада XVIII кылымга келип толук калыптанган. Анын курамында 250 дөн ашык ири көлөмдөгү күү жана ырлар бар. Шашмакам — алты макам дегени. Алар «Buzruk», «Rost», «Navo», «Dugoh», «Segoh» жана «Iroq» деп аталат.

Шашмакамды атайын билимге ээ болгон музыкант жана ырчылар аткарышат. Аларды биз «макамчылар» деп атайбыз. Илгертеден Шашмакамды аткаруучу атайын ансамблдер иш аракет көрсөтүп келген. Мындай ансамблдерге Ташкентте «Көркөм жамаалар дирекциясы» курамында иш-аракет алып барып жаткан Юнус Ражабий атындағы «макамчылар» ансамбли, Бухара, Харезм, Самарқанд, Андижан жана Фергана облустарындағы макамчылар ансамблери мисал боло алат.



#### **TASNIFI BUZRUK**

*Бузрук макамынан*

● Шашмакам курамындағы чыгармалардан уккула (мисалы:  
“Buzruk” макамынан «Tasnifi Buzruk» ж.б.)



Юнус Ражабий атындағы макамчылар ансамбли.  
Көркөм жетекчisi Абдухашим Исмаилов

♪ Берилған күүнү түрдүү ритмдик формалардан пайдаланған абалда ырдагыла.



- ?! 1. Шашмакам деген әмнө?  
2. Шашмақамдың курамдық бөлүктөрүн билесинерби?  
3. Шашмакам каерде жана качан калыптанған?  
4. Макам ансамблдери жөнүндө айтып бергиле.  
5. «Таснифи Бузруктан» үлгү ырдап бергиле.

**5-тема. ФЕРГАНА-ТАШКЕНТ ӨРӨӨНҮНҮН  
КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ.  
КАТТА АШУЛА**

Өзбекстанда ар бир өрөөндүн өзүнө мүнөздүү музикалык салттары бар. Фергана-Ташкент өрөөнүнүн классикалык музыкасы ушул жерде жашоочу элдердин жашоо түрү, тиричилиги жана этникалык турмушунун негизинде пайда болгон. Ушул өрөөндүн классикалык музыкасына макам жолдорунда жаратылған чыгармалар

кирет. Булар: «Bayot I-V», «Gulyor-Shahnoz I-V», «Dugoh xusayniy I-VII», «Chorgoh I-V». Ошону менен бирге, өрөөнгө мүнөздүү болгон аспап түркүмдөрү, сурнай жолдору жана айрыкча катта ашула (чоң ыр) жанры өзүнчө көнүл бурууга ылайыктуу.



## DUGOH XUSAYNIY TARONASI

М.М. ♩ = 92

Элдик музыка

Kel-sang a-gar      kul-bam      a-ro      bosh us- ti-

na,      bosh us- ti- na...

Фергана—Ташкент классикалык музыка үлгүлөрүнүн арасында Шашмакамга караганда жөнөкөйүрөөк болуп, элдик ашула, катта ашула (чоң ыр) жана ыр жанрларынын таасиринде жаратылган абдан көп чыгармалар бар.

Бул өрөөндүн классикалык музыкасына көп обондуулук жана ошону менен бирге эркиндик мүнөздүү. Ошол себептен ушул өрөөндөн аткаруучулук жолдоруна ээ болгон музыкант жана ырчылар көп чыккан. Булардан, Маматбаба Саттаров, Журахан Султанов, Мамыржан Узаков, Ганижан Ташматов, Фахриддин Садыков сыйктуу устат искусство чеберлерин тилге алышыбыз мүмкүн.

**Катта ашула** (чоң ыр) — Фергана өрөөнүн жергиликтүү стилине мүнөздүү болгон вокалдык жанрлардын бири. Эл арасында патнисаки ашула (ыр) деп да айтылат. Чоң ыр, адатта, аспаптарсыз эки-үч аткаруучулар тарабынан да аткарылат. Чоң ырдын күү түзүлүшү жана аткарылышы татаал формада болгондугу учун тажрыйбалуу чебер ырчылар аткарышат. Ошол себептүү, аларды элибиз чоң ырчылар деп аташат.

Чоң ырды аткаруу үчүн, ырчы чоң диапазонго, күчтүү, кооз үнгө әэ болушу керек. Аткаруучулук сырларын устартарынан үйрөнүшү талап кылынат. Анткени чоң ыр кен көлөмдүү обон, усул жагынан эркиндиги Фергана өрөөнүнө гана мүнөздүүлүгү менен ажыралып турат. Аткарып жатканда чоң ырчылар кезектешип, акыркысын биргеликте, чогуу аткарышат. Чоң ырчылар колдоруна тарелка кармап алышат. Бул ырдаганга ынгайлуу болушу үчүн кызмат кылат. Хамракул Кары, Маматбаба Саттаров, Журахон Султанов, Мамыржан Узаков, Адылжан Юсупов сыйктуулар белгилүү чоң ырчылардан болушат.

● «*Bayot I*», «*Mushkiloti Dugoh*» жана «*Nasrulloi I*» чыгармаларын жана чоң ырлардан бириң уккула.

 Берилген күүнүн наамын аныктап, нотага карап ырда-  
гыла жана уланткыла.



- ?! 1. Фергана-Ташкент өрөөнүң кандай классикалык музыкага  
ээ? Аттарын санап өткүлө.  
2. Өрөөндүн устат искуство чеберлеринен жана чоң  
ырдын аткаруучуларынан кимдерди билесинер?  
3. «*Dugoh Xusayniy taronasi*» чыгармасынан үлгү ырдан  
бергиле.  
4. Катта ашула (чиң ыр) кандай жанр жана Республика-  
биязыздын кайсы өрөөнүнө мүнөздүү?  
5. Чоң ыр жанрынын өзгөчөлүктөрүн айтып бергиле.

### **6-тема. ХАРЕЗМ ӨРӨӨНҮНҮН КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ**

Харезм эң байыркы маданиятка әэ болгон, өзүнүн маданияты жана искуствосу менен Орто Азия маданиятынын өнүгүшүнө чоң салым кошуп келген аймактардан бири.

Харезм классикалык музыкасы жанrlарга бай. Анткени макам, макам жолдорунда жаратылган классикалык күү

жана ыр (ашулалары) өзүнө мүнөздүү дастан аткаруучулук өнөрүнө ээ. Харезм макамдары «Rost», «Buzruk», «Navo», «Dugoh», «Segoh», «Iroq» жана «Panjgoh» (толук болбогон бөлүктөрдөн) турат. Жалпысынан, алар «Алты жарым макам» деп айтылат.

Харезм макамдарынан тышкary, bul өрөөнгө мүнөздүү болгон «Suvora», «Naqsh», «Faryod» сыйяктуу классикалык күү жана ырлар да бар. Булар өзгөчө Харезм классикалык музыкасынын үлгүлөрү. Алардын аткаруучулук стилдеринде өзүнө мүнөздүүлүк бар. Алардын аспаптык жана ыр (ашула) аткаруучулугунда анык сезилет. XIX кылымда болсо Харезм макамдары «Харезм танбур сзызығы» негизинде нотага алынган.



Харезм өрөөнүнүн ырчы жана музыканнтар ансамбли

Харезм классикалык музыкасынын дагы бир түрү — билдүү дастан аткаруучулугу. Анткени, билдүү аймакта дастандар да ашула усулунда аткарылат. Дастан аткаруучулар элдин арасында «бакшы» наамы менен айтылат (мисалы, Балабакшы).

Харезм аймагынын классикалык музыка аткаруучулугуна мүнөздүү аспаптар төмөнкүлөр: тор, гижжак, кошнай, танбур, дутар, сурнай жана дойра.

Харезм классикалык музыкасынын устарттары Мадрахим Шеразий, Хажыхан Балтаев, Камилжан Атаниязовдор.

● “Suvora” жана “Feruz I” чыгармаларын уккула.

ALIQAMBAR

The musical score consists of five staves of music notation. The first four staves are identical, each starting with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature for these staves is 6/8. The fifth staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#), followed by a bass clef and a key signature of one sharp (C#). The music features various note values including eighth and sixteenth notes, with some notes having stems pointing up and others down. There are also rests and grace notes indicated by small vertical strokes.

Харезм дастанчылык өнөрүнүн аткаруучулук жолдору.

Харезм өрөөнү дастанчылык өнөрү, эл арасында кенири таркалган жанр эсептелет. Өрөөнгө мүнөздүү өзгөчөлүктөргө ээ болгон ушул жанр өзүнө мүнөздүү аткаруучулук салттары менен башка өрөөндөрдөн ажыралып турат. Харезм дастан аткаруучулугунун өзүнө мүнөздүү аткаруучулук салттарында ачык үн менен ырдалат. Адат боюнча прозалык текст ангеме түрүндө

окулат. Мында бакшы угуучуларды өзүнө тартуу менен бирге чындыкты түшүндүрүп өтөт, кийин дастандын текстин ыр кылып ырдайт. Харезм өрөөнүндө илгертеден дастандарды дутар аспабынын жардамында аткарып келишкен. Кийинки учурларда дастан аткаруучулугундагы абдан өнүгүп кетти. Анын аткаруучулук жолдору да көбөйдү. Натыйжада аткаруучу бакшылар практикада, тор аспабы жана музыканнтар ансамблиниң коштоосунда аткаруу кеңири жайылды. Харезм өрөөнүндө дастан аткаруучулугунда белгилүү бакшылар көп. Алардын арасында Балабакшы наамы менен эл арасында белгилүү болгон өнөрчү — Курбанназар Абдуллаев.

- ?!**
1. Харезм өрөөнүн маданияты жөнүндө эмнени билесинер?
  2. Харезм классикалык музыкасы үлгүлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн айтып бергиле.
  3. Кайсы Харезм макамдарын билесинер?
  4. Харезм дастанчылык искусствосун айтып бергиле.
  5. «Аликамбар» күүсүнөн үлгү ырдап бергиле.

## **7-тема. СУРХАНДАРЫЯ–КАШКАДАРЫЯ КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ**



Сурхандарыя жана Кашкадарыя аймагы өзүнүн жергиликтүү үрпадаттары жана каада-салттары менен өзүнчө ажыралып турат. Алардын классикалык музыкасы дастанчылык менен байланыштуу. Дастан аткаруучулук салттарында болсо адабий-прозалык жана музыкалык өзгөчөлүктөр топтолгон.

Дастан аткаруучулугунун өзүнө мүнөздүүлүгү — алардын добушту иштетишинде (тамакта ырдайт) жана домбра аспабында коштоочу болушунда. Ошол себептүү бул аймак көбүрөөк дастанчылык искусствосу (өнөрү)

менен белгилүү. Дастан аткаруучулары элдин арасында дастанчы, бакшы, ақын деп аталат. Дастандардын ыр кылып ырдалуучу бөлүгү болсо «наама» делет.

Бул аймакта эң көп таркалган дастандардан «Алпамыш», «Сахыбыран», «Авазхан», «Искандарнаама», «Гуругли», «Ашык Гарип жана Шахсанам» жана башкалар. Алар тырыхый, баатырдык жана лирикалык дастандар болуп эсептелинет.



### TAMOSHOSINI

*“Oshiq G‘arib va Shohsanam”* дастанынан

M.M.  $\text{♩} = 60$

Kel, G'a-ri-bim,  
gasht e-tay-lik bu bog'-da (yo), Bul-bul ko'r-sin  
gul-ning ta-mo-sho- si-ni...



«Алпамыш» дастанынан үзүндүлөр укула.





Bo-qi qo-qi-ni So-qi-ga sot-di, So-qi qo-qi-ni Bo-qi-ga sot-di



## MUNAJJIM BOBOM

## Сөзү *Пулат Момундуку*

## Музыкасы Надым Нархожаевди

## Ылдамыраак

**Вілдамбрайак**

Os-mon-lar-da      nur ko'zlarin-giz,      Cha-raq-lay-di  
yul-duz-la-rin-giz.      Os-mon-lar-da      nur ko'z-la-rin-giz,  
Cha-raq-lay-di      yul-duz-la-rin-giz.      A- mir Te-mur ru-  
hi bo'-lib yor,      Yash-na-moq-da bu o- zod di-yor.  
Sa-mar- qand- da,      Sa-mar- qand- da      bor- day-siz mu-dom,  
Ey mu-naj- jim,      Ey mu-naj- jim,      U-lug'- bek bobom,  
U- lug'- bek      bo- bom.

Osmonlarda nur ko‘zlariningiz,  
Charaqlaydi yulduzlariningiz.  
Amir Temur ruhi bo‘lib yor,  
Yashnamoqda bu ozod diyor.

Fan ko‘ksida yashaysiz hamon,  
Ardoqlagay jahon-u zamon.  
O‘chmagaydir hech izlaringiz,  
Biz yerdagи yulduzlariningiz.

К а й ы р м а :

Samarqandda bordaysiz mudom,  
Ey munajjim, Ulug‘bek bobom.

К а й ы р м а :

Samarqandda bordaysiz mudom,  
Ey munajjim, Ulug‘bek bobom.



Сурхандарыя — Кашкадарыя дастан аткаруучулук стилдері.  
Сурхандарыя — Кашкадарыя дастан аткаруучулук стилдері өзүнө мұнәздүү. Ушул өрөөндүн дастан аткаруучуларын бағыттарына карап элдин арасында жұзбашы (Шерабад), акын жана бакшы деп айтышат. Бул өрөөндүн аткаруучулук стили өзүнө мұнәздүү болуп, негизинен аткаруучулар тамагын кырып, ички добушта ырдашат. Адатта алар өздөрүнө жеке домбра аспабында коштоочу болушат. Элибиздин арасында ушул өрөөн дастан аткаруучулугу боюнча «Алпамыш», «Гөруулу», «Кунтугмиш» сыйктуу дастандарды ырдалап даңқы чыккан бакшылар көп. Шоберди бакшы, Абдуназар Поёнов сыйктуу дастан аткаруучулар ушулардын катарынан. Сурхандарыя—Кашкадарыя дастанчылық аткаруу практикасында домбра аспабында күүлөрдү аткаруу да салтка айланган. Аларды адатта чабан күү, домбра күү же бакшы күү деп айтышат.



1. Сурхандарыя жана Кашкадарыя классикалык музыка жанрларынын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып бергиле.
2. Кандай дастандарды билесинер?
3. Акын-бакшылардын аттарын айтып бергиле.

## 8-тема. КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАНЫН МАДАНИЯТЫБЫЗДАГЫ ОРДУ

Музыка маданияты элдердин арасындағы жақындықты, достукту бекемдөөчү фактор. Руханияты улуу болгон элдин келечеги да улуу. Руханияты бай болгон элибиз-

дин классикалык музыка мурасы чексиз жана бай экендингине өткөн сабактарда күбө болунду. Классикалык музыка элибиздин устат музыкант, ырчы жана обончулары тарабынан жаратылган руханий азық. Алардын татаалдығы, кең көлөмдүүлүгү, денгээли жана сала-баттуулугу болсо улуулуктун жы-шаанасы.

Ошол себептүү, ар бир доордун чыгармачылары өз элинин өтмүшүнө таянса, классикалык музыкасын ардактаса, каада-салттарын улантса, келечек үчүн татыктуу иш кылган болот. Ар кандай заман талабындагы чыгармачылык өтмүштүн каада-салттары менен сугарылса, ал чыгармачылыктын үлгүсү улуттун сыймыгына айланат.



Өзбекстан эл артисткасы  
Замира Суюнова

### ● Элдик дастандардан үзүндүлөр укуула.

**КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКА** – белгилүү форма негизинде жаратылган музыкалык чыгармаларга айтылат. Өзбек эл классикалык музыка жанрларына макамдар, макам жолунда жаратылган ырлар жана күүлөр, чоң ыр жана суваралар кирет. Классикалык музыканы илгери жашап чыгармачылык кылган обончулар, музыкант жана ырчылар жаратышкан. Классикалык музыка жанрларынын ар бири өзүнүн формасына ээ.

Классикалык музыкада өтмүштө жашап өткөн адабиятыбыздын классиктери Абдурахман Жамий, Алишер Наваий, Бабур, Огахий, Хафиз казалдарынан пайдаланылган.

Классикалык музыкабыз – макамдар өтө чоң диапазонго ээ. Ошондуктан аларды аткаруу үчүн ырчыда өтө кең жана тарбияланган үн болушу керек. Классикалык музыка үлгүлөрүн жакшылап үйрөнүп алыши керек болот.

Устартынан аткаруучулук жолдору жана чеберчилигин үйрөнүш керек. Макамдарды аткарууда улуттук салттар жана аткаруучулук стилдери маанилүү мааниге ээ болот.

Илгери макамдар оозеки салтта устат-шакирт болуп үйрөнүлүп, муундан муунга өтүп келген. Азыркы доорго келип классикалык музыка Республикасынын билим берүү системасынын бардык баскычтарында үйрөтүлөт. Балдардын музыка мектептери, академиялык лицей жана колледждер, жогорку окуу жайларында сабак катары өтүлөт.

**? ! 1. Классикалык музыка жөнүндө эмнелерди билесинер?**

- 2. Классикалык музыканың өмүрүбүздөгү орду жана мааниси кандай?
- 3. Азыркы замандагы чыгармачылыкка классикалык музыка эмне берет?
- 4. Силер классикалык музыканы кандай элестетесинер?
- 5. Классикалык музыканын маданиятыбызга тийгизген таасириң кандай мүнөздөйсүңөр?

## КОНТРОЛДУК ИШ

**1. Классикалык музыка деген эмне?**

А) Ири формадагы татаал күү жана ыр; Б) 4 бөлүктүү музикалык жанр; В) Саптуу чыгарма.

**2. Классикалык музыка дагы кандай наам менен айтылат?**

А) «Фольклор» музыкасы; Б) «Кесиптик» музыка;  
С) «Азыркы замандагы» музыка.

**3. Классикалык музыка кайсы аспаптарда аткарылат?**

А) Скрипка, виолончель, фортепиано; Б) Дойра, барабан, литавра; В) Танбур, дутар, гижжак, най.

**4. Классикалык ашула (ыр) кандай болот?**

А) 4 саптан турат; Б) Ири симфониялык чыгарма;  
В) Чон авждуду (кульминациялык чоку) чыгарма.

**5. Классикалык ашула аткаруучуларды биз кандай атайбыз?**


А) Бакши; Б) Хафиз; В) Акын деп атайбыз.

**6. Шашмакам качан жана каерда толук калыптанган?**

А) XVIII кылымда Бухарада; Б) XVI кылымда Самарканда; В) XVIII кылымда Ташкентте.

- 7. Шашмакам кандай маанини билдирет?**  
 А) Классикалык ыр; Б) Алты макам; С) Алты күү.
- 8. «Патнисаки» ашула деп кандай ыр айтылат?**  
 А) Чоң ыр; Б) Кайырмалуу ыр; В) Лирикалык ыр.
- 9. Сурхандарыя—Кашкадарыя салттуу аспаптары кайсылар?**  
 А) Танбур, дутар, сурнай; Б) Домбра, кобуз, сыбызгы, комуз, ооз комуз; В) Афган рубабы, чанг, гижжак.
- 10. Катта ашула (чоң ыр) кайсы өрөөндүн музыка стилинде учурайт.**  
 А) Сурхандарыя—Кашкадарыя; Б) Фергана—Ташкент;  
 С) Бухара—Самарканд.

### БАШКАТЫРМА



1. Өзбек классикалык музыканын эң жеткилең жанры.  
 2. Кеңири таркалган куунак жана 6/8 өлчөмү негизиндеги усулдун наамы.  
 3. Өзбек элдик күүсүнө композитор И.Икрамов тарабынан сөз коюлган белгилүү элдик ыр.  
 4. Классикалык музыка аткаруучулугунда жетекчи аспап.  
 5. Өзбекстан Республикасы гимн сөзүнүн автору.  
 6. Өзбек классик акыны.  
 7. Өзбекстан Республикасынын музикалык символу.
8. «Қаро күзим...» сөздөрү менен башталуучу классикалык ашула.  
 9. Харезмге мұнәздүү классикалык ашулалардын наамы.  
 10. Шашмакамдын 6-макамынын наамы.  
 11. Өзбек элдик аспаптык күү.  
 12. Өзбек элдик дастаны.

## II ЧЕЙРЕК

### АЗЫРКЫ ЗАМАНДАГЫ МУЗЫКА ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

#### 1-тема. АЗЫРКЫ ЗАМАНДАГЫ ӨЗБЕК МУЗЫКАСЫ



Белгилүү композитор жана дирижёр  
Мухтар Ашрафий

Азыркы замандагы өзбек музыкасы дегенде, азыркы күндө аткарылып жаткан музыканын бардык түрлөрүн түшүнөбүз. Алар жанры боюнча түрдүү-түстүү болуп, жөнөкөй музикалык үлгүлөрдөн тартып, татаал чыгармаларды да өз ичине алат. Демек, булар өзбек элдик фольклордук музыкасы, макамдар, салттык обончулук жана азыркы замандагы композитордук чыгармачылыгына тишиштүү музикалык үлгүлөр. Азыркы замандагы өзбек музикасынын арасында композитордук чыгармачылыгы абдан кенири өрчүп, эл арасында кенири таркалды. Башкача айтканда, дүйнөлүк музика маданиятынан жай алган опера, балет, симфония, оратория, кантата, музикалык драма, сюита, поэма жанрларында жеткилең чыгармалар жаратылды. Кыска доордо бир катар композиторлор элге таанышты. Алардын арасында Мухтар Ашрафий, Талибжан Садыков, Сабыр Бабаев, Сулайман Юдаков, Мутал Бурханов, Рустам Абдуллаев, Мустафа Бафасев, Сайфи Жалил, Аваз Мансуров, ошондой эле, балет жанрынын чыгармачылдары – Алексей Козловский, Икрам Акбаров, Улугбек Мусаев, симфония жана концерт чыгармаларынын авторлору – Мирсадык Тажиев, Толкун Курбанов, Мирхалил Махмудов, Рашид Хамра-

Азыркы замандагы өзбек музыкасы дегенде, азыркы күндө аткарылып жаткан музыканын бардык түрлөрүн түшүнөбүз. Алар жанры боюнча түрдүү-түстүү болуп, жөнөкөй музикалык үлгүлөрдөн тартып, татаал чыгармаларды да өз ичине алат. Демек, булар өзбек элдик фольклордук музыкасы, макамдар, салттык обончулук жана азыркы замандагы композитордук чыгармачылыгына тишиштүү музикалык үлгүлөр. Азыркы замандагы өзбек музикасынын арасында композитордук чыгармачылыгы абдан кенири өрчүп, эл арасында кенири таркалды. Башкача айтканда, дүйнөлүк музика маданиятынан жай алган опера, балет, симфония, оратория, кантата, музикалык драма, сюита, поэма жанрларында жеткилең чыгармалар жаратылды. Кыска доордо бир катар композиторлор элге таанышты. Алардын арасында Мухтар Ашрафий, Талибжан Садыков, Сабыр Бабаев, Сулайман Юдаков, Мутал Бурханов, Рустам Абдуллаев, Мустафа Бафасев, Сайфи Жалил, Аваз Мансуров, ошондой эле, балет жанрынын чыгармачылдары – Алексей Козловский, Икрам Акбаров, Улугбек Мусаев, симфония жана концерт чыгармаларынын авторлору – Мирсадык Тажиев, Толкун Курбанов, Мирхалил Махмудов, Рашид Хамра-

ев, Георгий Мушель, Нуридин Гиясов, өз чыгармалары менен ораториядан тартып эстрада жана балдар ырларында азыркы замандағы талаптарга ылайыктап калем шилтеген – Шермат Ёрматов, Надым Нархожаев, Алишер Расулов, Алишер Икрамов, Диларам Амануллаева, Мухаммад Атажановдорду санап өтүүгө болот.

«Азыркы замандағы музыка» түшүнүгү жалаң эле көп үндүү музыка жанрларына тишиштүү болуп калбастан, жаңы муунга ылайык жаңыча жолдор менен өнүгүп бара жаткан салттық обончулук чыгармачылығына да тишиштүү экендигин көнүлгө алуу керек.

-  A. Мансуровдун “Moziydan sado” поэма-фантазиясын угуп, музыкалык фильмди көргүлө.



ЖИБЕК ЧАЧ

## Сөзү, музыкасы Ж.Шералиевдикى

## Жайдары

Са- наа- луу кө- нүл а- чы- лып,  
 Зар- лант- кан кай- гы ба- сы- лып,  
 Жү- рөк- кө бал-кып бет жа- рык. Кы- зыл  
 туу (га-на) би- йик а- сы- лып. Айкалышып

жыр-гал-га, Ай-га ка-рай тал-пы-нып, Жарык берген жа-ны жыл(а),  
 Бар- бы э-син-де Жи- бек чач. Айт- чы э-ми,  
 бар- бы э-син-де жи- бек чач.

Төмөндөгү күүгө 3/4 өлчөмүндө дирижёрлук кылып, ноталарын анық, так жана таза үн менен ырдагыла:

**Орточо ылдам**

- ?! 1. Азыркы замандағы музика түрлөрү жөнүндө айтып бергиле.  
 2. Кандай жанр жана чыгармалар дүйнөнүн бардык же-ринде бирдей кызыгуу менен кабыл алынат?  
 3. Азыркы замандағы рухта чыгармалар жазған кайсы композиторлорду билесинер?  
 4. Азыркы замандағы ырларды жаратып жаткан балдар композиторлорунан кимдерди билесинер?  
 5. «Жибек чаң» ырынын автору ким жана ырдын маз-муну жөнүндө айтып бергиле, досторунар менен биргеликте ырдагыла.

## 2-тәма. АЗЫРКЫ ЗАМАНДАГЫ МУЗЫКА

Ар бир доор же заман өз өнүгүү даражасынын негизинде өз руханий дүйнөсүнө әэ болушу белгилүү. Коомдун керектөөсүнө мүнөздүү талабы, сезимине ылайык дүйнө караштары учурга шайкеш абалда калыптанат.


Көз карандысыздыгыбыз септүү калыптанган жаңыча пикирлөө, мамилелер жана дүйнө караштар өзүбүзгө мүнөздүү болгон улуттук көз карандысыздык идеясына негиз салды. Бул болсо келечеги улуу мамлекеттин руханий жетилишинин жышааны.

Бүгүнкү күндүн негизги талаптары – ар бир тармакта өз алдынча болуу, улуттук насил-нарктарыбызды калыбына келтирүү жана дүйнө үлгүлөрү айналасында иш-аракет көрсөтүүдөн турат. Муну биз музыка искусствоузун тез өнүккөнү жана массалык музыкалык түрлөрдүн элибиздин арасында кенири таркалганында көрөбүз. Музыкабызда заман руху менен сугарылган бүткүл дүйнөлүк музыканын түрлөрү өнүгүүдө, азыркы замандагы музыкабыз түпкү абалын заманга ылайык сактап, жаңы дүйнөлүк жанрлар менен байып бара жатканын айтып өтүшүбүз керек.

● *H.Нарзуллаевдин сөзү жана Р.Абдуллаевдин музыкасына жазылган «Мустақиллик лолаларимиз» ырын укуула.*



Фестивалдан сюжет



- ?!**
1. Азыркы замандағы музыка түрлөрү жөнүндө сүйлөп бергиле.
  2. Силер уккан «Мустақиллик лолаларимиз» ырынын авторлору кимдер? Алардың дагы кандай чыгармаларын билесинер?
  3. «Жибек чач» ыры кандай ладда жазылган?
  4. «Жибек чач» ырын жандуу, сөздөрүн анык кылышындыктын көрсөтүп көрсөтүп келүүдө.

### **3-4-тема. ФОЛЬКЛОРДУК МУЗЫКА ЖАНА ДАСТАНЧЫЛЫК ИСКУССТВОСУ**

Фольклордук музыка улуттук үрп-адаттарыбыз, мааракелерибиздин обондогу көрүнүшү десек болот. Бул үлгүлөр элибиздин күндөлүк турмушу, алектениши жана улуттук наисил-нарктары менен тыгыз байланыштуу. Аларды асыроо жана келечек муунга толук бойдон жеткирүү максатында атайын фольклордук ансамблдерди түзүү жарыяланды (1978-жылда алгач Ташкент облусунун Бостондук районунда «Гулёр» фольклордук ансамбли түзүлгөн. Азыркы кезде болсо, бардык облустарда мындай ансамблдер түзүлүп, иш-аракет көрсөтүп келүүдө).

Музыка мұрасынын қурамынан орун алған фольклор үлгүлөрүнүн арасында өзбек элинин үрп-адаттарына негизделген үрп-адат (ырым-жырым) ырлары өзгөчө маа-

ниге ээ. Адатта алар өз өзгөчөлүктөрү тегерегинде төмөндөгү түрлөргө бөлүнөт:

а) балдар фольклору: «Boychechak», «Oq terakmi, ko'k terak», «Chamanda gul»;

б) эмгек менен байланыштуу ырлар: «Mayda-mayda», «Yozi», «Charxim»;

в) той-аземдери менен байланыштуу ырлар: «Yor-yor», «Kelin salom», «To'ylar muborak»;

г) диний ырлар: «Sadr», «Zikr», «Marsiya»;

д) сыйкырдуу ырлар жамгырды чакыруу максатында аткарылган: «Sust xotin» жана ай-күн тутулганда ырдала турган ырлар.

Ошону менен бирге алла (бешик ыры), лапар, терме, қўшиқ жанрларындагы музикалық үлгүлөр да өзбек фольклордук музикасынын негизги жанрларынан эсептелинет.

Өзбек дастанчылык искуствосу ири жанрлар катарына кирип, проза, поэзия жана музикалық өзгөчөлүктөрүн өзүндө камтыган адабий-музикалык композиция. Дастан аткаруучулары эл арасында дастанчы, бакшы, акын деп айтылат. Эл чыгармачылыгында баатырдык, эрдик, тарыхый жана лирикалык дастандар бар:

1) баатырдык дастандарына элдин арасынан чыккан жана баатырдыгы менен таанылган баатырлардын өмүрүнө негизделген «Алпамыш»;

2) эрдик дастанына «Юсуф жана Ахмад», «Алибек жана Болибек», «Сахыбыран»;

3) тарыхый дастандарга «Искандарнама», «Шайбанихан», «Кунбатыр жана Айсулуу»;

4) лирика-романтикалык характердеги дастандарга: «Ашык Гариб жана Шахсанам», «Равшан жана Зулхумар», «Рустам», «Гөруулү», «Балагардон», «Ботокөз» мисал боло алат.

Дастандар жанрына бир катар өткөн доордун акындары кайрылышкан. Фирдавсийнин «Шахнама», Низамий



Балдар фольклордук ансамбли

Ганжавийнин «Хафт пайкар» түркүмү (7 дастандан турат), Алишер Наваийнин «Хамса» жана башкалар ушулар катарынан.

Өзбек музика искусствоунда дастандын эки аткаруучулук усулу бар: Харезм дастан аткаруучулугу жана Сурхандаря-Кашкадаря аткаруучулук усулдары. Харезм дастан аткаруучулугунда дастандын белгилүү бир бөлүгү сөз менен туюнтулуп, белгилүү бир бөлүктөрү ыр көрүнүшүндө күүгө салып ырдалат. Аткаруу жарайында дастанчылар тор, гармошка, дутар, дойра, буламон аспаттарынан пайдаланат. Азыркы кезде Балабакшы аты менен белгилүү болгон Курбанназар Абдуллаевдин чыгармачылыгы жана аткаруу усулу кенири белгилүү болгон.

Сурхан аймагынын дастан аткаруучулугу байыркы усулга негизделген болуп, домбралын коштоосунда аткарылат. Ушул аймактын негизги музикалык жанрларынан эсептелген дастандар азыркы кезде бир катар атка-

руу жолдоруна ээ. Элибиздин атактуу дастанчыларынан Эргаш Жуманбулбул уулу, Пулкан акын, Ислам акын, Абдулла Нуралиев жана башкалар берекелүү чыгармачылык кылышкан.



*Фольклор ансамблиниң аткаруусунда күү уккула.*

Os-mon-ning os- ti yer-mi, yer - ning us - ti os - mon mi



## КАНТЫҢ БАР

*Элдик ыр*

**Жай, созулунку**

Чай-га сал- ган кан-тың бар же, Чай- ка-ла- сың  
бар-кың бар. Чай-ка- ла- сың, жай-ка- ла- сың же,  
Чол- пон-сун-бу тал-пын-ган. Кел-сен-чи (да), күлсөңчү (ай),  
Ой но- соң- чу жүр- сөң- чү, Ой а- шык



**Нуримова Лазокат Мирсалим кызы** Республикасында бириңчи-лердин катарында фольклордук-этнографиялық ансамбли түзгөн. Элдик ялла жана лапарлардың чебер аткаруучусу, уюштургуч жетекчи жана устат. 1923-жылы Бостондук районунун Газалкент шаарында туулган. 200 дөн ашық ыр жана термелерди аткарған жана ансамблине үйрөткөн.




**Фольклордук музыка.** Өзбек фольклордук музыкасы өзүнүн аткаруучулук өзгөчөлүктөрүнүн негизинде эки топко бөлүнөт: Чындык менен байланыштуу, башкacha айтканда белгилүү бир убакта аткарыла турган ырлар; Кырдаалга жараша жана эркин абалда аткарыла турган ырлар.

Бириңчи топко: Маараке – «Yor-yor», «Kelin salom» (той), «Yig'i», «Sadr» (диний), «Mayda», «Yozi» (эмгек), «Xo'sh-xo'sh», «Chiroy-chiroy» (чарбачылық), «Alla» жана башкалар.

Экинчи топко: эркин абалда аткарыла турган чыгармалар. Бул үлгүлөр адатта күшик, терме, ялла, лапар жана ашула жанрлары негизинде жаратылып келинет. Алар фольклордук музыканын негизги жанрлары болуп эсептелет.





- ?! 1. Фольклордук музыка жөнүндө эмнелерди билесинер?  
2. Өзбек дастанчылык искусствосу жана аткаруучулук усулдары жөнүндө айтып бергиле.  
3. «Кантың бар» ыры кандай ыр?

### 5-тема. ЭСТРАДА МУЗЫКАСЫ. Б.ЗАКИРОВ ЖАНА «ЯЛЛА» ТОБУ

Эстрада сөзү латын тилинде «көтөрүңкүлүк» деген маанини билдирет. XX кылымдын 60-жылдарында эстрада сөзү музыкага кирип келди жана тамаша искусствосунун чакан формасы сыпатында колдонула башталды. Эстрада музыкасы эстрада искусствосунун жетекчи бир бөлүгүн түзөт. Эстрада – бул женил турмуштук характерге мүнөздүү, массалык музыка болуп, анын түзүлүш тамырлары батыш элдеринин театр-тамаша түрлөрүнөн башталат. Бул Батышта жалпыга белгилүү болгон мюзикхолл маданияттарынын өз ара таасириnde өнүктүү. Акырындан жаз, Европа жана Чыгыш гармония жана ритмикасы, рок, поп сыйктуу музыкалар, багыттар эстраданы ээледи.

Өзбекстанда эстрада музыкасы XX кылымдын 50-жылдарында калыптана баштады. Ага Батыр Закиров негиз салды.

Ошондон кийин эстрада музыкасы тез жалпыга белгилүү болду жана өнүктүү. «Ялла», «Пахтаой», «Наво», «Садо» сыйктуу эстрада топтору калыптанды.



Өзбекстан эл артисти  
Гуломжон Якубов



Өзбекстан әл артисткасы  
Насиба Абдуллаева

лыптанды. Алардын деген музыкалық түшүнүккө ылайыктыгы менен жаштар арасында кенири таркалган. Өзбек улуттук эстрадасында элибизге мүнөздүү музыкалык, адабий, ахлак-адептүү улуттук салттар өтө маанилүү мааниге ээ болду.



Эстрада ырчысы  
Батыр Закиров

ды. Чыгармачылык дик, Чыгыш эстрада шайкештирип, жаңы Б.Закиров Ташкент жана Ташкент Театр

Айрыкча 80–90-жылдардан баштап дүйнө үлгүлөрүнө мүнөздүү рок, реп топтору түзүлдү. Өзбек эстрадасы укмуштай гүлдөдү.

Эстрадалык музыка көз карандысыз жылдарда сапат жагынан анча өстү. Жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр жаратылғандыгы чоң ийгиликтерге негиз болду. Насиба Абдуллаева, Күмүш Раззакова, Равшан Камилов, Азат Назарбеков, Гүлсанам Мамазаитова, Севара Назархан сыйктуулар качыгармачылыгы «Улуттук эстрада»

### **БАТЫР ЗАКИРОВ – Өзбек**

эстрада музыкасынын негизчиси, өзбек улуттук эстрада искусство-сунун ири өкүлү, акын, сүрөтчү, драматург, режиссёр жана чебер аткаруучу Батыр Закиров Ташкентте устат искусство чебери Карим Закировдун үй-бүлөсүндө туулган. Ал өз кесибинин устасы болчу, дайыма өзбек улуттук эстрада искусство-сунун өнүгүү жолунда изденүүлөр алып бар-

эмгек жарайянында орус, чет эл-ырлары өзбек улуттук ырчылыгына кейипти (облик) табууга жетиши. Мамлекеттик консерваториясында жана сүрөтчүлүк институтунда би-

лим алган. Анын жүзөгө ашырган чыгармачылык иштери кийинчелик өзбек эстрадасынын классикалык бир үлгүсү болуп калды.

Мисалы, «Arab tangosi», «Xabiba», «Qochgan qız» жана башкалар. Б.Закиров бул ырлары менен Өзбекстанды бүтүн дүйнөгө таанытты. Айрыкча, «Ra'no», «Gazli», «Maftun bo'ldim» сыйктуу ырлары менен өзбек эстрадасында өчпөс из калтырды.

Б.Закиров жаш таланттарды издеөдө, аларга жол көрсөтүүдө өз эмгегин аябады. Анын бул өзгөчөлүгү азыркы замандагы эстрадабыздын ар бир өкүлүнө өрнөк болуп кызмат кылууда.

**«ЯЛЛА» ТОБУ** – өзбек эстрада музыкасынын сыймыгы болгон «Ялла» тобу 1971-жылы түзүлгөн. Анын катышуучулары Ташкент театр жана сүрөтчүлүк институту жана консерваториянын студенттеринен, Б.Закировдун шакирттеринен болчу. «Ялла» тобу өз учурунда ВИА (вокалдык-инструменталдык ансамбли) түрүндө иш-аракет көрсөтүп, Өзбекстанда алгачкы эстрада – рок топторунун катарынан орун алды. Ага бир нече жылдар бою Фарух Закиров жетекчилик кылыш келүүдө. Ал «Ялланы» профессионалдык топтор даражасына көтөрдү. «Ялланын» аткаруусундагы «Uch quduq», «Chouxona», «Mahbubam chiroyli», «Yallama uogim», «G‘ayra-g‘ayra», «Qilpillama» сыйктуу ырлары өзбек эстрада музыкасынын казынасынан орун алды. 1982-жылы «Ялла» IX бүткүл дүйнөлүк фестивалда 1-орунду ээлеп, бүткүл дүйнөгө данкы таралды.



“Ялла” вокалдык-инструменталдык тобу

● *И.Акбаровдун музыкасы, С.Акбаринин сөзүнө жазылган «Ra'no», «Араб тангосу» ырын, Батыр Закировдун аткаруусун-*

да «Ялла» вокалдык – инструменталдык тобунун аткаруусунда «Shahrisabz», «Toshkentim», «Choixon» ырларын уккула.



Эстрада жанрларын айырмалоо.

Эстрада искусствоосунун жанрлары жана түрлөрү көп. Негизги багыты экөө, башкача айтканда эстрада ырчылыгы жана аспаптык аткаруучулугу. Бирок элдин арасында кенири жайылган стилдери төмөндөгүдөй рок, поп, реп, жаз сыйктуу аталат. Ар бир жанрдын өзүнүн формасы, өзгөчөлүгү жана аткаруу стили бар. Рок – татаал-оор жол; Поп – массалык жанр болуп, түрлөрү көп. Элдин арасында биз күндөлүк шартта угуучу эстрадалык күү жана ырларынын көпчүлүгү мына ушул жанрга тийиштүү. Калаберсе, бул жанр да бир нече жолдоруна ээ. Реп – жаштардын арасында кенири таркалган, сөздү ритмикалык усулдар негизинде айтууга негизделген жанр.



1. Эстрада сөзүнүн маанисин билесинерби?
2. Өзбекстанда эстрада музыкасы качан калыптана баштады?
3. Силер кандай эстрада топторун билесинер?
4. «Кантың бар» ырын жаттап алтыла.
5. «Ялла» тобу жөнүндө эмне билесинер?

## 6-тема. МУЗЫКА ИСКУССТВОСУНУН КОНКУРС ЖАНА ФЕСТИВАЛДАРЫ

Улуттук музыка искусствоосун дагы да өнүктүрүү максатында Республика боюнча конкурстар жана бүткүл дүйнөлүк фестивалдарды өткөрүү, азыркы күндө салтка айланууда.

Өзгөчө, салттык ыр майрамдары «Yagonasan muqaddas – Vatan», «Barhayot an'analar» Республикалык конкурсу жыл сайын өткөзүлүдө.

«Ona yurt ohanglari», Молдо Тойчу Ташмухаммедов, Домла Халим Ибадов, Хажы Абдулазиз Абдурасулов,

Жорохан Султанов, Мамыржан Узаков, Камилжан Атаниязов, Юнус Ражабийнин чыгармачылыгына арналган хафиздердин конкурсу жана конференциялар ушулар катарынан.

Фольклордук ансамблдердин конкурстары, дастанчы бакшылардын мелдешүүлөрү да салтка айланып барууда.

Классикалык музыкага арнап Самарканда шаарында өткөзүлүүчү «Шарк тароналары» эл аралык фестивалы улуттук музыкабыздын өнүгүшүндө өзүнчө орунду Ээлейт.

● *Фестиваль жана конкурс программаларынан фильмдерди көргүлө.*  
*(Мисалы, «Шарк тароналары» фестивалы ж.б.).*

 «Кантың бар». Элдик ыр.

 Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылыш, ноталарын анык, так жана таза үн менен ырдагыла:

**Жандуу**



- ?! 1. Азыркы замандагы чыгармалар жазган кайсы композиторлорду билесинер?
2. Азыркы замандагы музыка искусствою жана анын өнүгүшү тууралуу айтып бергиле.
3. Азыркы замандагы өзбек музыкасы жөнүндө эмне билесинер?
4. Фольклордук музыкасына мүнөздүү негизги жактары кайсылар?
5. Өзбек эстрада музыкасынын негиздөөчүсү ким жана анын кандай ырларын билесинер?
6. «Жибек чач», «Кантың бар» ырларын жаттап алгыла.
7. «Ялла» ансамбли жөнүндө айтып бергиле.

## **КОНТРОЛДУК ИШ**

**1. Азыркы замандагы өзбек музыкасы деген әмнө?**

А) Фольклордук музыка, яллалар; Б) Бакшылар чыгармачылыгы; С) Азыркы күндө аткарылып жаткан заман тала-бындагы музыка түрлөру.

**2. Фольклордук музыка дегенде әмнө түшүнүлөт?**

А) Обончулар тарабынан жаратылган чыгармачылык үлгүлөрү; Б) Чон, классикалык ырлар; С) Чыңдык менен байланыштуу болгон элдик музыка.

**3. Фольклордук музыкага кандай жанрдагы үлгүлөр кирет?**

А) Аллалар, лапарлар, термелер, ырлар; Б) Эстрада багытындагы ыр-күүлөр; В) Катта ашула (чон ыр) қўшик, яллалар.

**4. Эстрада сөзүнүн мааниси кандай?**

А) Театр; Б) Тахтасупа; С) Қўшик.

**5. Өзбекстанда азыркы замандагы эстрада музыкасынын негиздөөчүсү ким?**

А) Надым Нархожаев; Б) Батыр Закиров; В) Шермат Ёрматов.

**6. «Ялла» тобу качан түзүлгөн?**

А) 1971-жылда; Б) 1970-жылда; В) 1974-жылда.

**7. «Ялла» тобу аткарган ырлар кайсы жоопто туура көрсөтүлгөн?**

А) «Choyxona», «Majnuntol»; Б) «Ra’no», «Arab tangosi», «Maftun bo‘ldim»; С) «O‘zbekiston jannat», «Ra’no», «Shaxrisabz».

**8. Төмөнкү фольклордук музыкадан кайсы бири эмгек менен байланыштуу?**

А) «Charxim» Б) «Yor-yor», С) «Oq terakmi, ko‘k terak»


**9. Балдар үчүн жаратылган кандай фольклордук ырларды билесинер?**

А) «Boychechak», «Chamanda gul», «Oq terakmi, ko‘k terak»; Б) «Mayda-mayda», «Xo‘sش-xو‘ش», «Charxim»; С) «Yor-yor», «Kelin salom».

**10. Эмгек менен байланыштуу ырлар кайсы катарда туура көрсөтүлгөн?**

- A) «Boychechak», «Chamanda gul»; Б) «Kelin salom»  
 «To‘ylar muborak»; С) «Mayda-mayda», «Xo‘sish-xo‘sish»,  
 «Charxim»

### БАШКАТЫРМА



1. Азыркы замандагы музика чыгармачылыгы.  
 2. Өзбек композитору.  
 3 Ири музикалык жанр.  
 4 Эки кылдуу өзбек элдик аспабы.  
 5. Музыканын жазуу тили.  
 6. 1971-жылда иш-аракет баштаган өзбек вокалдык ансамбли.  
 7. Элдер достуғун даңқтоочу жыйын.  
 8. Оркестрди башкаруучу адам.  
 9. Биринчи түзүлгөн балдар эстрада вокалдык ансамбли.  
 10. Ири сахналык чыгарма.  
 11. «Ялла» тобунун ыры.  
 12. Б. Закиров аткарған белгилүү эстрада ыры.  
 13. «Ялла» тобунун ыры.  
 14. Харезм дастан аткаруучулугунда кенири колдонулуучу аспап.  
 15. Элдик музика чыгармасы кандай аталат.  
 16. Өзбек музика обончусу кандай аталат.  
 17. Жаштардын арасында кенири таркалган азыркы замандагы музикалык багыт.

### ІІІ ЧЕЙРЕК

## ЧЫГЫШ ЭЛДЕРИНИН КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ

### 1-тема. ЧЫГЫШ ОБОНДОРУ

Чыгыш элдеринин классикалык музыкасы байыртадан бири-бири менен өз ара байланыштуу абалда өнүгүп келген. Өзгөчө, Чыгыш классикалык музыкасы «макам» жанры аркылуу үзгүлтүксүз байланышат. Орто жана Жакынкы Чыгыш элдеринин музыкасына мүнөздүү ладдар, усулдар, жана кооздоолордо абдан көп жалпылык бар.

Самарқанд шаарында 1997-жылдан баштап, ал 2 жылда салттык түрдө өткөзүлүүчү «Шарқ тароналари» Эл аралык музыка фестивалынын мааниси да Чыгыш классикалык музыка каражатында улуттар аралык руханий ынактыкты кайра калыбына келтирүү жана аларды азыркы замандагы мазмунга багыттоодон турат.

Бул фестиваль ЮНЕСКО жана музыка боюнча Эл аралык Кеңеш тарабынан бекитилген жана ага өзбек, тажик, түркмөн, кыргыз, казак, азербайжан, афган, иран, түрк, араб, кытай, япон жана башка улуттун өкүлдөрү өз өнөрлөрүн жана классикалык музикаларын көрсөтүштөт.

● Д.Амануллаеванын Усман Азимдин сөзүнө жазылган «Шарқ таронасия» фестивалынын гимнин уккула жана ырдагыла.



## SHARQ TARONASI

(Фестиваль гимни)

Сөзү Усман Азимдикі

Музыкасы Диларам Амануллаеваныкы

The musical score is in 4/4 time with a key signature of four sharps. It features six staves of music. The first staff begins with a forte dynamic (f) and a sustained note. The second staff starts with a eighth-note followed by six sixteenth-note pairs. The third staff has a measure with a three-over-two feel indicated by a '3' above the notes. The fourth staff continues the sixteenth-note pattern. The fifth staff ends with a half note followed by a fermata over two measures. The sixth staff concludes the piece.

Dun-yo-ning ko'ng-li-ga sen ber-ding ha-yot. Ru-hing-dan, o- na-shraq,  
ya-ral-di ba-yot. Kuy-la-moq shav-qи-da mo-hir o'-zing-san,  
Ho-fiz o'-zing-dir-san, sho- ir o'-zing-san. Jo'r bo'l-gin in- son- ga

mu- si- qa - qa-not. Qo'-shiq-dan ko'n-gil-lar bo'l- g'u-si bun-yod.  
 Qo'-shiq-da o'r-tan- gan ti- lak-san, o Sharq! Jum- la- i ja-hon-ga yu-rak-  
 san, o Sharq! Sa- lom, Sa- mar- qand -  
 Sharq dar-vo- za- si, Ta- ral ja- hon- ga -  
 Sharq ta- ro- na- si! Ta- ral ja- hon-  
 ga - Sharq ta- ro- na- si!

Dunyoning ko'ngliga sen berding  
 hayot,  
 Ruhingdan, ona-Sharq, yaraldi  
 bayot.  
 Kuylamoq shavqida mohir  
 o'zingsan,  
 Hofiz o'zingdirsan, shoir  
 o'zingsan.

Jo'r bo'lgin insonga musiqa -  
 qanot,  
 Qo'shiqdan ko'ngillar  
 bo'lg'usi bunyod.  
 Qo'shiqda o'rtangan tilaksan,  
 o Sharq!  
 Jumlai jahonga yuraksan,  
 o Sharq!

К а й ы р м а :

Salom, Samarcand – Sharq darvozasi,  
 Taral jahonga – Sharq taronasi!

К а й ы р м а

 Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылып, ноталарын анык, так жана таза үн менен ырдагыла:



- ?! 1. «Шарқ тароналары» фестивалы жөнүндө әмнелерди билесинер.  
2. «Шарқ тароналарының» милдети жана мааниси тууралуу айтып бергиле.  
3. «Шарқ тароналары» фестивалында кайсы улуттун музиканттары өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт?  
4. Ушул тема боюнча тест суроолорун түзгүлө.

### **2-тема. ТҮРК ЖАНА АЗЕРБАЙЖАН ЭЛДЕРИНИН КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ**

Түрк музыкасы Орто Азия элдери, айрыкча, өзбек музыкасы менен көп жагынан окшош. Түрк музыкасынын негизги кесиптик (профессионалдык) жанры «макам» деп аталат жана ал төмөндөгү курамдык бөлүктөрдөн турат – таксим, кор, баста ж.б. Түрк макамдарынын аткаруусунда зурна, боглама, соз, камонча, танбур, жаалуу танбур (өзбек сатосуна окшош), конун, уд, сумбут, дойра, дафф сыйктуу улуттук аспаптар иштетилет. Түрктөрдө диний аземдер жанрларынан азон, тавжид, мовлавий оюн, зикр жана башкалар кенири колдонулат.

Азыркы замандагы түрк эстрада музыкасы өзүнүн улуттук өзүнө тартуучулугу, ойноктугу менен дүйнөгө белгилүү.

Азербайжан эли түркний элдер муунуна таандык болуп, өзүнүн узак өткөн дооруна жана улуттук насыл нарктарга ээ. Азербайжан элинин коомдук турмушунун негизинде жанрларга бай болгон салттык маданий мұрасы топтолгон. Алар, негизинен турмуштук шарт ырларынан турат.



Зурна



Дафф



Соз



Дарабука

Таснифтер азербайжан элинин музыкасы усуулунда ат-каралуучу көптөгөн тизимдеги ырлары болсо, мугамдар эркин аткарууга негизделген бадиха стилине мүнөздүү болгон ири классикалык жанры.

Азербайжан эли музыкалык аспаптарга да бай. Эл арасында тутек, тулуп-зурна, балабон, дудук, кемонча, соз, тор, дафф, габал, нагара, бала-нагара же думбул сыйктуу улуттук музыкалык аспаптар кенири массалык түс алган.



*Түрк жана азербайжан элдик күүлөрүнөн уккула.*



*“Шарк таронасы” фестивалы гимни. Сөзү У.Азимдики.  
Музыкасы Д.Аманулаеваныky.*



Берилген күүнү анык, так жана таза үндө ырдагыла:

**QIZIL GUL**  
*(Азербайжан элдик ыры)*

**Орточо ылдам**



Ги-зил гул сен бу-та-сан, ба-lam, ме-ни сал- ма о- да-сен.



Мен огулден де-йи-лем, ба-lam, ий-ле йе- сен, а- та-сан.

- ?! 1.** Түрк элдик музыкасы жөнүндө айтып бергиле.  
**2.** Азербайжан элдик музыкасы жана аспаптары жөнүндө айтып бергиле.

**3-тема: ТҮРКМӨН ЭЛДИК КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ**



Түркмән ансамбли

Түркмөнстан Орто Азия элдеринин арасында байыркы тарыхка ээ болгон мамлекеттерден бири. Анын узак өткөн дооруна татыктуу бай наисил-нарктары жана улуттук каада-салттары калыптанган. Түркмөнстандын дагы бир бүткүл дүйнөлүк мааниси, бул аймактан «Улуу Жибек жолу» өткөндүгүндө жана байыркы илим жайларынан болгон Мары шаары ушул жерде жайгашканында.

Бардык элдер сыйктуу түркмөндөрдө да элдик музыка, анын жөнөкөй жана классикалык жолдору бар. Түркмөн элдик музыкасы, негизинен эмгек, маараке, турмуштук, эпикалык жана классикалык үлгүлөрдү өзүндө камтыйт. Эл арасында кенири белгилүү болгон музыкалык үлгүлөрдөн «Хувди» (бешик ыры), «Ягиш

ягара келди» (балдар ыры), «Яр-яр» сыйктуу бир катар чыгармаларды мисал кылып келтирүүгө болот.

Түркмөн классикалык музыкасынын негизги жанрлары: дастандар, көркөм адабият үлгүлөрүнө негизделген ырлар. Түркмөн элдик ашула жана ырларынын өзүнө мүнөздүү жагы, алар көбүрөөк декламациялык, башкacha айтканда сүйлөшүү характеринде аткарылат. Түркмөн эли эпикалык жанр аткаруучуларын «бахши» деп аташат. Түркмөндөрдүн эң байыркы дастаны бул «Үфизнома». Мындан тышкary, алардын мурасынан «Гүрүгли», «Ашык Гарип жана Шахсанам», «Асыл жана Карим» сыйктуу дастандар да орун алган.

Түркмөн музыкасындагы негизги аспаптар: гижжак, дутар, түйдүк, дилли-түйдүк жана кобыздар.

● “Zohre jan” элдик күү.

Qish- da kish-mish pish-mas-mish, pish-sa kish-mish qish-mas-mish

### ГУШЛАР



Балдар хору үчүн

Музыкасы Вели Ахмедовдуку  
Шермат Ёрматов ылайыкташтырган

**Ылдамыраак**

Жеке аткаруучу

S.  
2.

A.

Sal- kin ba- gi ge- kol- di.

Жеке аткаруучу:

Ge-lin gush-lar, say-rang gush-lar, ya- shil ba- ga

Хор:  
A.


yay- rang gush-lar, Ge- lin gush-lar, say-rang gush-lar,

ya- shil ba- ga yay-rang gush-lar, yay- rang gush- lar.

lar. Ge-lin gush-lar, say-rang gush-lar,

ya- shil ba- ga yay- rang gush-lar. Ge- lin gush-lar,

Say-rang gush-lar, ya- shil ba- ga yay-rang gush- lar,



Gayduk bezep jaynizi,  
Gayduk dene paynizi.

Кайыр ма :

Gelin gushlar, sayrang gushlar,  
Yashil baga yayrang gushlar.



Ирандык аспаптык ансамбли

Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылыш, ноталар боюнча ырдагыла:

### ZOHRE JAN

Түркмөн элдик күү

$\text{♩} = 192$  Ылдам-жандуу

Musical notation for the song Zohre Jan in 3/8 time, featuring three staves of music with a tempo of 192 BPM.

- ?! 1. Түркмөн элдик музыкасы жөнүндө айтып бергиле.  
2. Түркмөн музыкалык аспаптарынан кайсыларын билесиңер?

## **4-тема. ИРАН ЖАНА АРАБ ЭЛДИК КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ**

Иран музыкасынын тарыхый тамырлары өзбек, тажик жана түркмөн элдеринин маданиятынын байыркы барактары менен тыгыз байланышат.

Өзбек жана тажик музыкасынын ата-бабасы – Барбод Марви (VII кылым) Иран музыкасынын да негиздөөчүсү болуп эсептелинет. Улуу ата-бабаларыбыз – Абу Насыр Фарабий, Ибн Сина, Рудакий, Фирдавсий жана башка ойчулдардын музыка тармагында калтырган чоң мурасы Иранда да улуттук-руханий насыл-нарк сипатында кадырланат.

Өзбек-тажик макамдарына окшош болгон Иран кесииттик музыкасынын негизги жанры «дастгох» деп аталат.

Иранда 7 дастгох түркүмү бар: Шур, Мохур, Хумоюн, Сегох, Чоргох, Наво, Рост-Панжгох.

Ар бир дастгох, өз кезегинде Муқаддима, Даромад, Қарашма, Гуша, Овоз, Чахор Музроб, Баёти Турк, Абу Ато сыйктуу курамдык бөлүктөргө бөлүнөт.

Иранда соз, танбур, сантур, най, сурнай, уд, дойра, чанг сыйктуу улуттук аспаптардан кенири пайдаланылат.



Литавра



Дудук, зурна

Тар



Араб ырчысы  
Умму Кулсум

**Араб әлдеринин классикалык музыкасы.** Араб әлдери байыркы жана бай музыка салттарына ээ. Бул аймакта жагымдуу жана өзүнө мүнөздүү тартуучулугу менен айырмалануучу саманий, такасим, башраф муваншох, маввал, дар, куба, маъруф жанрлары ошондой эле тахлима, саманий, такасим, башраф сыйктуу аспаптык жанрлары кенири таркалган. Илгери оригиналы Борбодук Азияда ойлоп табылган уд аспабы бардык араб әлдеринин улуттук аспабы болуп эсептелет. Ошондой эле, үйлөмө аспап түрлөрүнөн — най, сурнай, аргул; кылдуу аспаптардан — конун, сантур, рубаб, танбур; урма аспаптардан — нагара, дафф, tabla арабдарда кенири колдонулат. Диний маараке жанрлары — тавжид, мадх, зикр, рамазан ырлары араб музыкасында илгертеден калыптанып келген.

Араб музыкасынын белгилүү өкүлдөрү Умму Кулсум жана Саид Дарвештин аттары дүйнөгө белгилүү.

● *Иран әлдик музыкасынан үлгү уккула.*

 “Gushlar” Түркмөн әлдик күү.

 «Dig‘ajon» әлдик күүгө дирижёрлук кылып, нота боюнча ырдагыла.



- ?! 1.** Иран музыкасынын ата-бабасы Барбод Марвий жөнүндө эмнелерди билесинер?  
**2.** Даастгох түркүмдөрү жана Иран улуттук аспаптары жөнүндө айтып бергиле.  
**3.** Араб элдик музыкасы жөнүндө жана улуттук аспаптары жөнүндө айтып бергиле.

### 5-тема. КЫТАЙ ЖАНА УЙГУР ЭЛДИК КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ

Кытай байыркы жана бай маданий салттарга ээ мамлекет. Кытай музыкасы, айрыкча, элдик ырчылыгы байыркы замандардан пентатоника добуш катарларына негизделет. Тан династиясы доорунда кытай музыкасынын негизги ладдары жана добуш катарлары Люй-Люй тизмеги негизинде калыптанат. XII–XIV кылымдарда салттуу кытай операсы өнүгөт. XIX кылымда бул жанрдын 300 дөн ашык түрлөрү жүзөгө келет. Ыр, речитатив, бий жана аспаптык музыкасына негизделген кытай операсынын классикалык үлгүсү катары Пекин музикалык театры Сицзюй кенири өнүккөн.

Азыркы замандагы кытай музыкасынын белгилүү композиторлору Си Син-Хай, Ние Ер, Чжан Шу, Хуан Сен, Хе Лу-Тин жана башкалардын чыгармачылыгында өнүгүп келүүдө.

**Уйгур** эли көп кылымдык тарыхка ээ болуп, өзүнүн бай маданий мурасы менен Борбордук Азия элдеринин

арасында өзүнчө орунду ээлейт. Уйгур әлдик музыка искусствоюсы эки багытта, башкача айтканда фольклордук жана оозеки салтындагы кесиптик музыка багытында калыптанган.



Сона



Хутсин



Като

Уйгур кесиптик музыкасы үч чоң аймакка ажыратылат. Булар: Кашкар, Кумул (борбору Турфан) жана Или өрөөнү (борбору Кулжа). Кесиптик музыкада Или өрөөнүн музыка искусствоюсы жетекчи эсептелинет. Уйгур музыкасынын кесиптик тизмегине кирүүчү жанрлар: макам жана мукам тизмегине кирүүчү түркүм жанрлар – дастан, нахшо жана санам. Уйгурлардын жетекчи улуттук аспаптары: танбур, дутар, сафоил, кашкар рубабы, гижжак, нагара жана сурнай. Адатта, музыка аткаруучулар әлдин арасында мукамчы, дастанчы, нахшычы, санамчы, машрапчы, усулчу, ырдоочу жана аспапчы сыйктуу сөздөр менен аталат. Уйгур музыкасы өзүнө мүнөздүү жагымдуу.


 *Кытай жана уйгур әлдеринин музыкаларынан үлгүлөр уккула.*

 Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылып, ноталарын анык, так жана таза үн менен ырдагыла:

### Азил, куунак

- ?!
1. Кытай элдик классикалык музыкасы жана кытай операсы жөнүндө әмнелерди билесиндер?
  2. Уйгур элдик музыкасы жана мукамдары жөнүндө айттып бергиле.
  3. Уйгурлардын жетекчи улуттук аспаптары кайсылар?

### 6-тема: ЯПОН ЖАНА ИНДИЯ КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ



Япон театрынын  
актрисасы

Япония байыртадан Кытай жана Корея элдери менен жакын маданий байланыштарды орноткон болуп, кийинчөрээк, Орто кылымдарда өз аралдарынын чек арасында чектелип калат. XIX кылымда Япония маданиятында Европанын таасири күчөйдү. 1879-жылы Музыка искусство институту, 1886-жылда болсо Токио музыка мектеби түзүлөт жана

ушул окуу жайларында япониялыктар батыш мамлекеттеринин музыкасы менен тааныша баштайды. Япония музыкасында аспаптык жанрлары өнүккөн болуп, улуттук аспаптар – сыйамисен жана като кеңири колдонулат. Япония ибадатканалары жана сарай аземдеринде калыптанган бугаку музыкасы ансамблиниң коштоосунда ыр жана бийлер менен аткарылат. Япон кесиптик музыкасынын башка жанры гигаку самурайлар чөйрөсүндө

калыптанган болуп, ыр, бий жана аспаптык музыка түрлөрүнөн түзүлгөн. Японияда, ошондой эле ноо жана кабуки музыкалык театр жанрлары калыптанган.

Азыркы замандагы япон композиторлору улуттук салттары жана Европа музыка түрлөрүн Япония музыкасынын негизинде өнүктүргөн абалда чыгармачылык кылышууда. Япон дирижёрлору Касаку Ямада жана Хиде-Мору Каноа, скрипкачылардан Масуко Ксиода жана Якко Сото, композиторлордон Ясуки Акудагова, Массао Оки, Асуде Кисоси жана башкалардын чыгармачылыгы дүйнөгө белгилүү.



Инд аспапчысы

**Индия** мамлекети дүйнөлүк масштабда таанылган улуу музыкалык искусство салттарынын мекени экендиги маалым. Орто Азия жана Индия искусстволорунун, ошондой эле индиялыктардын «Сантур» музыкалык аспабынын өзбек «чанг» аспабына, «бансурини», «найга» окшоштугу сяяктуу жана дагы башка мисалдарды келтирсе болот.

Индия элдик музыкасынын жанрлары абдан бай жана ар түрдүү. Мында ар түрдүү фольклордук жанрлар менен биргеликте дүйнөгө белгилүү болгон «Рага» классикалык жанрларын да өзгөчө айтып өтүү керек. Индия рагалары өз ордунда өзбек-тажик «Шашмакамы» сынары татаал форма жана философиялык абалдагы жанр болуп саналат.

Индиянын музыкалык аспаптары да кыйла түрдүү-түстүү. Индия классикалык музыкасын дүйнөгө таанытууда Аян Акбар Хан, Харипраст жана Ю.В.Нааяпосвали сяяктуу чебер аткаруучулардын салымдары чон.



Сетор



Табла



Бансури



*Япон, инд элдик музыкасынан үлгү уккула.*



Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылышп, нотага карап ырдагыла:

### Шашылбай

Musical notation for 'Шашылбай' in G clef, common time. It consists of two staves of eight measures each. The first staff ends with a fermata over the eighth note. The second staff ends with a fermata over the eighth note.

- ?! 1. Байыртадан Япония кайсы элдер менен маданий байланыштар орноткон?
2. Белгилүү япон композиторлору жана дирижёрлору жөнүндө айтып бергиле.
3. Рагалардын макам жанрына мүнөздүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып бергиле.
4. Индия музыкасынын чебер аткаруучуларынан кимдерди билесинер?

## **7-8-тема. КАЗАК ЖАНА КЫРГЫЗ ЭЛДЕРИНИН ЭЛДИК МУЗЫКАЛАРЫ**

Казак элинин музыкалык маданияты көп жактары менен кыргыз элинин маданиятына жакын. Казактар байыртадан көчмөн эл болуп, негизинен чарбачылык менен алектенишкен. Музыка искусство, негизинен, оозеки түрдө өнүгүп келген. Ал элдик ырчылыгы, дастанчылык, аспаптык музыкасы кесиптик жанрына мүнөздүү акын (профессионалдык) даражадагы музыкалык үлгүлөр.



Казактар ырды — «ан» жана «өлөн» деп айтышат. Ырчылар болсо «аншы», «өлөншы» деп аталац. Дастан — казак музыка искусствоосунда терен тарыхка ээ болгон жетекчи жанрлардан эсептелинет. Атактуу дастандары «Кызжибек», «Аман жана Шолпан» жана башкалар. Дастан, негизинен, домбра аспабы менен аткарылат. Бул жанрды алар «жыр» дешет жана аткаруучусу болсо «жыршы» наамы менен айтыват. Ошону менен бирге, казак элинин арасында «айтышуу» жанры кеңири белгилүү. Музыкалык аспаптары болсо коомдук турмушунан келип чыккан. Буга домбра, кобуз, сыйызгы, ооз комуз сыйактууларды мисал кылуу мүмкүн.

Казак элдик музыка маданияты XIX жана XX кылымдарда Европа музыкасынын таасири астында кеңири өрчүдү.

**Кыргыз элдик музыкасы.** Кыргыздар түркний элдер тобуна кирип, этникалык жактан казактарга жакын болуп эсептелинет. Кыргыз музыкасында кеңири маанидеги ыр жанры «ыр» деп аталац. Мындан, бул түр ар түрдүү шарттар жана мааракелер менен байланыштуу болгон ырларда кеңири колдонулат.

Мында эмгек, ар түрдүү маараке, турмуштук жана лирикалык маанайдагы ырлар, насыйкат-тарбиялык мааниге ээ болуучу ырларды да айтып өтүү керек. Кыргыз элдик музыкасында дастанчылык бир топ байыркылыгы менен ажыралып турат. Мазмуну жагынан болсо көбүрөөк легендалык — баатырдык темаларга таянат. Мында легендалык элдик баатыр «Манас» эпосу жөнүндөгү дастан түркүмү абдан белгилүү.

Дастан айтуучуларды, негизинен, «манасчы» деп атайдыз. Музыкалык аспаптар чертип ойнолуучу «комуз», кылдуу аспап «кыл кыяк», үйлөмө аспап «чоор» жана «темир комуз» аттуу музыкалык аспаптар кенири колдонулат. Кыргыздардын композитордук чыгармачылыгы да улуттук багыт боюнча өз өнүгүүсүн улантып келүүдө.



 Казак жана кыргыз элдик музыкаларынан ұлгулөр уксула.

 Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылыш, нотага карап ырдагыла:



- ?! 1. Казак элинин руханий маданиятынын көп жактары менен кайсы әлге жакын келет?
2. Элдик музыкасы казак элинин каада-салттары менен сүгарылган абалда кандай жанрлардын көрүнүштөрүндө калыптанган?
3. Терен тарыхка ээ болгон «дастан» жанры жана музыкалык аспаптары жөнүндө айтып бергиле.
4. Кыргыз элинин музыкасына мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү айттып бергиле.

## 9-тема. ЧЫГЫШ ЭЛДЕРИНИН КЕСИПТИК МУЗЫКАСЫНЫН ОКШОШТУГУ


Дүйнө элдеринин илгертеден эле бири-бири менен саясий, коомдук, соода-сатык жана маданий байланышта болуп келгени белгилүү. Ар бир элдин татынакай, жеткилен жана адаты башка элдердин салттарына өз таасирин көрсөткөн. Муну биз азыркы доорубуздагы жаштарыбыздын арасында батыш эстрада стилиндеги музыка жанрларынын жалпылашканы менен салыштырсак тура болот. Демек, илгертеден элдердин түрдүү жашоо тизмектеринде башка элдин салттарына окшогон жарайян шексиз экен. Биз ушул факторду кесиптик музыка искусство тизмегинде элестетүүгө аракет кылабыз.

Адатта, музыкалык чыгарманын «наамы», «формасы», «добуш катары», «тексти» болот. Кылымдар бою элдердин өз ара мамилилеринде болсо, атальштар, чыгармалардын түзүлүш формалары, сөз түзүлүштөрү, музыкалык аспаптарда салыштырмалуу окшотмолор көп болгон. Мындан, макамдардын атальштарында, жалпысынан алганда, бул тизмек макомат делет. Бирок Азербайжанда мугам, өзбек-тажик элдеринде маком деп айтылат. Айрым элдерде өзгөчө (индиялыктарда *raga*, магриб; арабдарда *нуба*) аталуучу бул музыканын түрү кесиптик музыканын эң ири формасы. Чыгыш элдеринин музыкалык аспаптары менен да абдан көп окшоштуктар бар. Мындан, рубаб инструменти, өткөн доордо чыгыш элдеринде «ребаба», «рабаб» наамдары менен кенири белгилүү болгон. Танбур инструменти да индиялыктарда — тампуралар, арабдарда — тамбура, уйгурларда — томбур деп айтылып келинет. Урма аспаптар көбүнчө чыгыш элдеринде даф,



дафф, дапп, деф сөздөрүндө учурганы сыйктуу, үйлөмө аспаптар да най, нийей, ней, ной; сурнай болсо зурна, сурна, поми деп колдонулат. Ушул жарайн алардын аттарында гана эмес, аспаптык инструменттеринде да даана көрүнүп турат. Булар чыгыш элдеринин жашоо түрү, ишеними, ишинин бирдигинен келип чыккан. Ошол себептүү, Чыгыш элдеринини каада-салттарынын көп жактарында биз түрдүү окшоштуктардын бар экендигинин күбөсү болобуз.

- Чыгыш элдеринин музыка мурасынан ұлгұлөр уккула.
- ♩ Төмөндөгү күүгө дирижёрлук кылыш, нотага карап ырдагыла:



- ?! 1. Классикалык музыкада окшоштук тарараптарын санап өткүлө.
2. Макамдар тизиминде жалпы аталыш кандай аталат?
3. Чыгыш элдеринин окшош аспаптарынын аттарын айтып бергиле?

## ЯПОН ТЕАТРЫ



Япон элдик театрынын өзүнө мүнөздүү тарыхы бар. «Ноо», «Бугаку» жана «Кабуки» деп аталуучу салттуу япон театрынын формалары жүзөгө келип, иш аракет алып барган жана өрчүгөн. Элдик театрынын эң байыркы формасы «Ноо» деп аталып, IV кылымда негизги япон салттык театрынын алгачкы көрүнүшүн түзгөн.



Анын чыгармачылык иш аракети да өзүнө мүнөздүүлүгү менен ажыралып турат. Эң маанилүүсү, аны жөнөкөйлүккө негизделген театр же көрсөтүү дейиш мүмкүн. Театрдын сахнасы ар кандай декорациядан баш тарткан. Анда алтындын буусу жалатылган фонддо сахна дарагы тартылган чоң жибек мата тартылган. Ошону менен бирге бир нече себеттерде жашыл гүлдөр коюлган. Бул стиль бир жарым кылым бою өзгөрбөй иш жүзүндө болуп келген.

Көрүнүшү ақырын салтанаттуу түрдө өтөт. Актёрлор тарабынан гана керектүү сүрөт аракети керек болгондо нагаралардын үнүнөн пайдаланылат. Театрдын бардык спектаклдери пантомима стилинде коюлат. Башкача айтканда, актёрлор үнсүз ойношот. Сюжети негизинен байыркы жомок жана легендалардан, ошону менен бирге Будданын турмуш тарыхына негизденет. Айрым абалдарда көрүнүштө жомокчу катышат. Анын тамактагы жана сүйлөшүүгө жакын аткаруусу актёрлордун кыймылдарына ылайыктуу. Алар ачык түстүү кийим кийип роль аткарышат, абал талап кылса коркунучтуу маска кийишет. «Ноо» театрында эркектер гана ойнoit. Аялдардын ролун адатта балдарга тапшырышат.

XII кылымга келип япон театрынын «bugaku» формасы пайда болот. Мында негизинен Будда дининин маара-келеринин негизги бөлүгү сыйктуу бийчилердин маскалардагы кыймылы. Анда актёрлор менен бирге най, ли-тавра, жез тарелкалар менен музыканттар да катышкан (б.а. ансамбль «bugaku»). Актёрлор Буддалар турмушунан ангеме кылуучу сахналарды аткарышкан. Музыкалык аспаптар болсо «сыйкырчылык» өзгөчөлүктөрүнө карап тандалган.

«Кабуки» театры Японияда XVII күлгүмдүн ақырына келип калыптанган. Анын алдыңкы театрлардан айырмасы шаар маданиятына ылайыкташкан. «Кабуки» сөзүнүн өзү аралаш маанисин берет. Мындай наамды алууга себеп, бул театр алдыңкылардан кескин айырмаланган. Бирок, сахна декорацияларында айырма сезилбейт. Имараттын дубалдары фон милдетин аткарат. «Кабуки» театрында да эркектер гана роль аткарышат. Көрүнүштөр бийлерден жана аларды алмаштырып турруучу драмалык сахналардан түзүлгөн. Ошон үчүн «Кабуки» театрынын актёрлору үчүн жалаң эле кыймылдар эмес, алардын добуш (үн) мүмкүнчүлүктөрү да чоң мааниге ээ болгон.

Япон элдик театрлары өзүнүн жөнөкөйлүгү жана улуттук өзгөчөлүктөрүнүн маанилүү мааниге ээ экендиги менен ажыралып турат.

## КОНТРОЛДУК ИШ

**1. Самарканда ар еки жылда өткөзүлүүчү фестиваль качан башталган, кандай аталат?**

А) 2000-жыл «Boysun bahori»; Б) 1997-жыл «Шарк тароналары»; С) 2000-жыл «Barhayot an'analar».

**2. Боглама-кайсы элдин улуттук аспабы?**

А) Түрк; Б) Казак; В) Индия.

**3. Түркмөндөрдө «Алла» сөзү кандай аталат?**

А) Алла; Б) Жижи; В) Хувди.

**4. Иран кесиптик музыкасынын негизги жанрын тапкыла.**

А) Даастгох; Б) Рага; В) Макам.

**5. «Шарк тароналары» кандай фестиваль?**

А) Эл аралык кино фестиваль; Б) Эл аралык музыка фестивалы; С) Балдар фестивалы.

**6. Кыргыз элдик музыкасында ыр жанры кандай аталат?**

А) Манас; Б) Ыр; В) Жыроо.

**7. Чыгыш элдерине таандык аспаптарды белгилегилеме.**

А) Фортепиано, скрипка, труба, арфа; Б) Балалайка, домбра, гармон, флейта; С) Танбур, уд, сектор, ребаб.

**8. Кото аспабы кайсы элге тийиштүү?**

А) Араб; Б) Япон; С) Индия.


**9. Рага жанры кайсы элдик музыкада учурайт?**

А) Түрктөрде; Б) Япондордо; В) Индияда.

**10. Арабдардын белгилүү ырчыларынын аты?**

А) Умму Кулсум; Б) Айшвари; С) Лата Мангешкар.

### БАШКАТЫРМА



1. Иран (дастгохы) жана Азербайжан (мугамы) классикалык музыкасы.
2. Казак элиниң арасында, эки аткаруучу тарабынан аткарылган эң кенири жайылган жанр.
3. Хиндер макамдардың кандай аташат.
4. Атактуу казак элиниң дастасы.
5. Байыркы Кытай суалеси.
6. Индия жана Ирандыктардың чанг сымал музыкалык аспабы.
7. Түркмөн дастандарынан бири.

8. Түрк жана Азербайжан элдик музыкалык аспабы.

9. Чыгыш элдеринин сурнай сымал үйлөмө аспабы.

10. Япон музыкалык театры.

11. Түркмөн элдик ыры.

12. Иран классикалык музыкасынын жетекчи жанры.

13. Өзбек жана тажик классикалык музыкасынын ата-бабасы.

14. «Күшик» кыргыздарда кандай аталат.

## IV ЧЕЙРЕК

---

### ЕВРОПА КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

#### *1-тема. ЕВРОПА КЛАССИКАЛЫК МУЗЫКАСЫ*

Европа классикалык музыкасынын опера, кантата, оратория, балет, симфония, увертюра, соната сыйктуу көп үндүү жанрларга мүнөздүү алгачкы үлгүлөрү Орто кылымдарда пайда болгон. Бул жанрларда чыгармаларды жаратуунун эрежелери да ошол доорлордон калыптанып, бүгүнкү күндө жогору өсүп-өнүгүүнүн чокусуна көтөрүлгөн.

Опера – XVI кылымдын акырында Италияда пайда болуп, анын тарыхый-баатырдык, тарыхый-романтикалык, эпикалык, легендалык, лирикалык, драмалык, көлөмдүү темаларда жазылган түрлөрү бар болуп, классикалык үлгүлүү түрлөрү Ж.Верди, Х.Глюк, В.Моцарт сыйктуу Европа композиторлору тарабынан жаратылган.

Кантата жана оратория жанрлары болсо опера менен бир доордо пайда болгон. Алар жеке аткаруучулар, хор жана оркестр үчүн жазылган көп бөлүктүү ири чыгармалар болуп эсептелинет.

Балет – французчадан алынган сөз болуп, «бийге түшөмүн, бийлеймин» деген маанини билдирет. Француз композитору Ж.Б.Люлли бул жанрда алгачкы үлгүлөрдү жаратып, түрдүү бий күүлөрүнөн, өлчөмдөрүнөн пайдаланган. Балет жанры орус музыкасынын өрчүшүндө бийиктиктерге көтөрүлгөнү бардыгына белгилүү.

Симфония – XVIII кылымда пайда болгон, бат эле ири жана татаал музыка жанры катарында бүткүл дүйнөгө тараалган. Бетховен, Моцарт, Шуберт, Чайковский, Бородин сыйктуу дүйнөгө белгилүү болгон

композиторлор симфониянын классикалык үлгүлөрүн жаратышкан.

Европа классикалык музыкасында «соната», «баллада», «прелюдия», «квартет» сыйктуу ондогон музыка жанрлары да пайда болду. В.Моцарт, И.Гайдн, Л.Бетховен сыйктуу композиторлордун чыгармачылыгында бул жанрлардын жокорку үлгүлөрү пайда болду.

Европа классикалык музыкасында орган музыкасы өзүнчө орунду ээлейт. Абанын жардамында ойнолуучу бул клавиштүү ири инструмент үчүн И.С.Бах, Гендель сыйктуу композиторлор чыгарма жазышкан. Бул жанрдагы чыгармалар адамзатка өзгөчө күч жана ыракаттануу тартуулайт. Бул жанрлар өзбек музыкасына XX күлымдан баштап кирип келе баштады.

### ELIZAGA



Музыкасы *Людвиг Ван Бетховендики*

#### Ылдамдаштырып



A musical score for piano, featuring four staves of music. The top two staves are in treble clef, and the bottom two are in bass clef. The score is divided into two sections by a vertical bar line. The first section, labeled '1.', consists of measures 1 through 4. The second section, labeled '2.', begins at measure 5 and continues. Measure 5 starts with a dynamic 'p' (pianissimo) and ends with a dynamic 'pp' (pianississimo). Measure 6 begins with a dynamic 'mf' (mezzo-forte). Measures 7 and 8 conclude the piece.

 Кантата — жеке аткаруучулар, хор жана оркестр үчүн жазылган ири вокалдық-симфониялык жанр. Анда окуяны негизинен хор, ария, ансамбль жана аспаптык музыкаларында сурөттөп берилет.

Оратория – кантата сыйктуу, жеке аткаруучулар, хор жана симфониялык оркестр үчүн жазылган көп бөлүктүү

музыкалық чыгарма. Негизинен сахнада эмес, концерт шарайтындағы аткарууга болжолдонғон.

Кантата ораториядан негизинен көлөмү менен, б.а. кичинелиги, мазмуну жагынан бир тұрдүлүгү жана драмалық өнүкпөстүгү менен айырмаланат.

Балет болсо ири музыкалық сахналық чыгарма болуп, бир катар музыка жанрларын камтып алған синтcretik музыкалық жанр. Балетте негизинен көркөм чыгармалар музыка каражатында бий (хореография) образдары менен шайкештиктеке туятулат. Драмалық тема бий, мимика, кийимдер, кыймыл-аракеттер жана музыка менен ачып-көрсөтүп берилет.

- ?! 1. Көп үндүү музыка жанрларынан кайсыларын билесинер?  
• 2. XVI кылымдың акырында Италияда пайда болғон опералар кандай темаларга арналған? Операны жараткан кайсы Европалық композиторлорду билесинер?  
3. Кантата, оратория жана балет жанрлары жөнүндө айтып бергиле.  
4. Симфония качан пайда болғон жана симфонияны жараткан кайсы композиторлорду билесинер?

## 2-тема. ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ



Вольфганг Амадей  
Моцарт (1756–1791)

Чет әл композиторлорунун ичинде дүйнөгө жаштайынан белгилүү болғон композитор – австриялық Вольфганг Амадей Моцарт. Ал 1756-жылы 27-январда Австриянын кичине бир шаарчасы Зальцбургда сарай композитору жана органчысы Леопольд Моцарттын үй-бүлөсүндө дүйнөгө келген. Моцарттын музыкаға болғон жөндөмү 3 жашынан баштап анық сезиле баштаган. Ал клавесинада сааттап машығып, әжеси, 8 жаштагы Аннанын ойногон күүлөрүн

бир укканда катастың кайталап ойнап бере алчу. Атасы Леопольд уулунун музикалық жөндөмүнө таң калып, Анна менен бир катарда Вольфганг менен да машига баштады. Вольфганг Моцарт 6 жашында клавесинада жакшы ойной ала турған дәражага жетише алат жана бириńчи чыгармаларын, кичине көлөмдөгү пьесаларын жаза баштайды.

Жети жашка киргенде Моцарт әжеси, 12 жаштагы Анна менен биргеликте Франция королунун резиденциясы – Версал сарайында концерт беришет. Балдар алгач төрт кол үчүн ылайыкталған бир нече татаал чыгармаларды ойношуп, бардыгын таң калтырышат. Кийин Вольфганг Моцарт скрипкасын алып бир канча чыгармаларды таза жана жогорку чеберчилик менен ойнап берет. Эжеси Анна ага клавесинада коштоочу болот. Сарайга топтолгон меймандар Вольфганг менен кызыгып калышат. Ал бириńчи жолу көргөн бейтааныш чыгармаларды нотага карап токтолбостон, ширесине жеткизип аткарат. Берилген музика бөлүгүн да ар түрдүү кооздоо кошуп, түрдүүчө ойнап берет. Меймандар ойногон музика бөлүгүн эч кыйналбай көзү байланган абалда ойнoit. Атүгүл бокалдардын бири-бирине кагыштырылышинаң чыккан добуштарды да экиленбестен туруп анык кылып ойнап берет. Ыр ырдамакчы болгон айрым меймандарга клавесинада адашпастан коштоочу болуп турат. Берилген бардык тапшырмаларды эч бир кыйналbastan жоопкерчилик менен чечип берип, бүткүл париждиктерди таң калтырды.

Анын аты башка шаарларга да жайылды. Ал бир жыл бою Вена, Париж, Лондон, Гана, Брюссель, Женева сыйктуу бир канча шаарларда концерт койду.

Атасы Леопольд уулу Вольфганга музика жазуунун сырларын, композицияны терен үйрөттү. Натыйжада 8 жаштагы Моцарттын бириńчи китеби Парижде басылып чыкты. Моцарт он эки жашында өзүнүн бириńчи операсын жаратты.

Вольфгангдын атасы Леопольд Моцарт балдарынын ар жактуу кенири билим алуусуна шарт жаратып берди. Жаш Моцарт чет тилдери, тарых, география, арифметика жана башка предметтерден да жетиштүү билим алды. Ал Парижде, Лондондо опера театрларына жана симфониялык оркестр концерттерине бат-бат барып турчу.

Вольфганг Моцарттын Италияга атасы менен келген сапары анын өмүрүндө өчпөс из калтырат. Италия шаарларынын бай архитектурасы, кооз табияты, музей жана театрлары жаш Моцартты дагы да шыктандырып жиберди.

Бир нече ай бою Моцарт Италиядагы эң жетилген музыка теоретиги Падре Мартиниден композиторлуктун сырларын үйрөнөт. Окуунун аягында 14 жаштагы Моцарт сыноолордан жогорку даражада өтүп, Болония Музыка Академиясынын ардактуу мүчөсү дипломун алууга татыктуу болду.

Жаңы таасирленүү жана жаңы шыктар менен ал абдан көптөгөн музыкалык чыгармаларын жаратты. «Фигаронун үйлөнүшү», «Сыйкырдуу флейта» опералары, катар-катар симфониялар, фортепиано үчүн жазылган сонаталар, концерттер жана хор үчүн ырлар анын чыгармачылыгынын жемиши болду.

Бирок жергиликтүү аристократтар Вольфганг Амадей Моцарттын улуу таланттын жетиштүү кадырлай алышпады. Ага кызматкер, бай жана дөөлөттүү кишилердин көңүлүн көтөрүш үчүн кызмат кылуучу жөнөкөй бир кызыкчы (оюнчу) катарында карашты. Моцарт болсо музыкага жашоонун зарылдыгы болгон маанилүү иш деп карады.

Моцарт болгону 35 жыл өмүр сүрдү. Бирок ушул кыска доордун ичинде бай музыкалык мурас калтырды. Бүткүл дүйнөнүн адамдары аны улуу композитор катарында таанышат жана анын чыгармаларын сүйүп угушат.

● *B. Моцарттын чыгармаларынан же мугалимдин ат-каруусунда «Bahor sog ‘inchi» чыгармасын уккула.*

### BAHOR SOG‘INCHI

Сөзү *A. Овердердикі*

Музыкасы *B.A. Моцарттыкы*

*Сафар Барноевдин* көтөмосу

Kel- gin, ba-hor, qay- ta ya-na gul- la- sin qir- lar. Chul-  
di- ra-gan ir- moq- lar-dan yay- ra- sin dil- lar, Qush-  
lar so- zi, qu- yosh nu-ri Ko‘z- la- ri- mis och- sin, o‘t-  
loq- lar-da o‘y- noq- lay-lik, zavq- la- ri- mis tosh-sin.

**Соната жанры.** Музыка чыгармачылығында учурай турган назик жанрлардын арасында соната жанры өзүнүн кенири таркалгандығы менен ажыралып тұрат. Соната жанры негизинен аспаптық музыкасының музыкалық формасы әсептелет. Көбүрөөк фортепиано үчүн жаратылған чыгармаларда учурашы иш жүзөсүнөн белгилүү.

Соната жанры — эки теманың бири-бирине карама-каршылыктагы аракетине негизделген форма. Соната жанры — башкы тема менен жандаш темалардың өзүнчө жаңырышы, алардың бир тональностто жаңырышы жана алардың карама-каршылығындағы шайкештигинин түюнтулушу менен мұнөздөлөт.

Анын негизги учурай турган формадагы курамдык бөлүктөр төмөнкүлөрдөн турат: экспозиция — динамика — реприза — кода.

- ?!
1. В.Моцарт канча жашынан баштап музыкалық чыгармаларды жаратып баштаган?
  2. Анын эжеси Анна менен берген концерттери жөнүндө айтып бергиле.
  3. Моцарт өзүнүн 1-операсын канча жашында жараткан?
  4. Моцарттын кенири билим алышы үчүн кандай шарттар жаратылган?
  5. Моцарттын Падре Мартининин шакирти болгону жана Болония Музыка Академиясынын ардактуу мүчөсү дипломун алгандыгы жөнүндө айтып бергиле.


### **3-тема. СИМФОНИЯ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК**

«Симфония» сөзү грек тилинен алынган болуп, «симфония», б.а. обондоштук маанисин билдирет. Ал бир нече аспаптык инструменттердин биргеликте ойнолушунун натыйжасында пайда болуучу музыка чыгармасы болуп эсептелинет.

Симфониялар, адатта, симфониялык оркестрде аткарылат. Кээде ага хор жана жеке аткаруучулар да кошулат. Силер симфониялык оркестрдин кайсы аспаптардан түзүлгөнүн жакшы билесиңер. Толук симфониялык оркестрлердин курамы болжол менен төмөнкүдөй түзүлгөн болот.

Симфония, адатта, төрт бөлүктөн турат:

- I бөлүк соната аллегро түрүндө жазылган;
- II бөлүк лирикалык характерлүү, оор темпте аткарылат;
- III бөлүк менует же скерцо характеринде жазылат;
- IV бөлүк рондо түрүндө, башкacha айтканда айрым бир бөлүк ырдын кайырмасына окшоп кайта ойнолот. Бул бөлүк, адатта салтанаттуу жана шаңдуу характерге ээ болот.



Симфония жанрын немец, чех, италиялык, француз жана австриялык композиторлор жараткан.

Симфониянын классикалык түрлөрүн Й.Гайдн, В.Моцарт, П.Чайковский, С.Прокофьев, Д.Шостакович сыйктуу чет элдик композиторлор жаратышкан. Өзбек музыка чыгармаларынын арасында М.Ашрафий, И.Акбаров, Т.Курбанов, С.Жалил, М.Тажиев, Б.Лутфуллаев, М.Бафоев жана башкалар симфониялык музыка жанры боюнча алгачкы чыгармаларын жараткан композиторлор болуп эсептелинет.

Симфониянын жөнөкөй жана көлөм жагынан кичине болгон түрлөрү да бар болуп, ал симфонетта деп аталат. Бир бөлүктөн түзүлгөн симфониялык чыгарма «симфониялык поэма» делет.

- *V.A. Моцарттын чыгармаларынан улгү уккула.*  
*(40-симфония).*

**В.МОЦАРТ**  
*(40-симфониясы)*

**Орточо ылдам**

The musical score consists of five staves of music. The top staff is for the soprano voice, the second staff is for the alto voice, and the bottom staff is for the piano. The piano part includes bass and treble clef staves. The music is in common time, with a key signature of one flat. The vocal parts sing eighth-note patterns, while the piano provides harmonic support with eighth-note chords. Measure 1 starts with a piano dynamic *p*. Measures 2 through 5 show a repeating pattern of eighth-note chords in the piano and eighth-note patterns in the voices. Measures 6 through 9 introduce a melodic line in the soprano, supported by the piano's harmonic progression. Measures 10 through 13 continue this pattern, with the piano providing a sustained harmonic base. Measure 14 concludes with a piano dynamic *p*.

**Симфониянын курамдық бөлүктөрү.**  
 Симфония - оркестр үчүн болжолдонгон ири музыкалық чыгарма. Адатта, симфониялар төрт бөлүктүү болот: 1-бөлүк – соната аллегросу түрүндө; 2-бөлүк – үч бөлүктүү соната же вариация түрүндө; 3-бөлүк – үч бөлүктүү (башка бөлүктөргө салыштырмалуу жандурааак аткарылат); 4-бөлүк – рондо же вариация түрүндө болуп, салтанаттуу аяктоочу бөлүк болуп эсептөлет.

Музыка чыгармачылық иш жүзүндө композиторлор 1 бөлүктүү жана 2 бөлүктүү симфонияларды да жаратышкан.




- ?**!
1. «Симфония» сезүнө мүнөздөмө бергиле.
  2. Симфониялык оркестр кайсы аспаптык инструменттерден түзүлөт?
  3. Симфониянын курамдық бөлүктөрү жөнүндө айтып бергиле.
  4. Симфония жанрында чыгармачылык кылган белгилүү композиторлордан кимдерди билесинер?
  5. Θзбек композиторлорунан кимдер симфония жанрында берекелүү чыгармачылык кылган?

#### **4-тема. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН**

Людвиг ван Бетховен Германиядагы Рейн дарыясынын боюнда жайгашкан анчалык чоң болбогон Бонн шаарында 1770-жылы дүйнөгө келди. Анын чоң атасы да, атасы Иоганн да көп жылдар бою сарай музыканты, ырчысы болуп иштешкен.

Бетховендердин үй-бүлөсү кедейчиликтө күн көрүшкөн.



Людвиг ван Бетховен  
(1770 – 1827)

Людвиг абдан аз сүйлөгөн, өз кыялдары менен жүрүүчү жана өзүн ар дайым жалгыз сезүүчү бала болчу. Бирок ал музыканы жанындай сүйчү. Атасы балдарынын музыкант болушун каалабас эле. Ошон үчүн да жаш Людвиг атасынан жашырынып скрипкада ойногонду үйрөнүп алды.

Уулунун скрипкада ойногонун кокустан угуп калган Иоганн адегенде уулун катуу урушуп, кийин Людвигдин таланттуу

экенин сезип, андан «Экинчи Моцартты» даярдашмакчы болду жана бул аркылуу байып кетүүнү ойлоду. Иоганн жаш Людвигге клавесин жана скрипкада ойноону көнүктүрө баштады. Бирок анын алып барган көнүкмөлөрү негизинен гамма көнүгүүлөрүн ойноодон турчу. Людвиг уккан музыкаларын бат эле өз алдынча үйрөнүп алышп, бир нече чыгармаларды жатка ойногон. Арадан белгилүү убакыт өткөндөн кийин, 1778-жылы атасы Иоганн 8 жашар Людвигди элдин алдына биринчи жолу чыгышын ўюштурат.

Концерт ийгиликтүү аяктайт жана жаш таланттуу Людвиг ван Бетховендин аты элдин арасында бат эле таркалып кетет. Эми ага атайын окутуучуларды чакыра башташат. Органчы Нефе анын чыныгы окутуучусу жана жакын досу болуп калды.

Людвиг тез арада клавесин, скрипка жана органда ойногонду, чыгармаларды эркин импровизация кылып (түрдүүчө кооздоо жана формаларда) ойной ала турган болду. Людвигди жалпы билим берүү мектебине берүү үчүн үй-бүлөнүн каражаты жетишпес эле. Абдан чоң эмгек менен Людвиг мектепте окутулуучу предметтерди

өз алдынча үйрөнүп алды. Ал, айрыкча немең тили жана адабиятын, байыркы философтордун чыгармаларын жакшы билчү.

Үй-бүлөнүн начар абалы Бетховенди жаштайынан иштегенге мажбур кылды. Ал сарай капелласында органда ойноочунун жардамчысы болуп иштей баштады.

Людвиг ван Бетховен жаштайынан баштап чыгармаларды жазууга катуу киришти. Айрыкча, анын жараткан сонаталары жана симфониялары бүткүл дүйнөгө белгилүү болуп кетти.

Өмүрүнүн акыркы жылдарында Бетховен оор кыйынчылыктарга учуралды. Кызамык оорусунун натыйжасында Людвигдин кулактары дүлөй болуп калышы ал үчүн кордук болду.

Бардык кыйынчылыктарга карабай, Бетховен өмүрүнүн акырына чейин музыканы таштабады. Ал өзүнөн көптөгөн сейрек музыка чыгармалары — сонаталар, пьесалар, симфония, оратория жана «Фиделио» опера-сын жазып калтырды.

Азыркы күндө да эл аралык пианисттердин, орган жана симфониялык оркестрлердин конкурсунда Людвиг ван Бетховендин чыгармалары сөзсүз аткарылат.

Людвиг ван Бетховен музыканы улуу кудуреттүү күч экендин билген абалда: «Музыка адамдын жүрөгүн чагылган сыйктуу чагылтыши керек!» — деп айтат.

● *L.Бетховендин «Баатырдык» 3-симфониясынан үзүндүүккула.*

 **Классицизм тууралуу.** Ар тараптуу өркүндөгөн чыгармачылык үлгүсү классика деп айтыват. Классицизм сөзү — латын тилинен үлгүлүү деген маанини билдирет. Ошол себептүү, адабиятта, музыкада жана башка тармактарда ушул багытта негизденүү, үлгүлүү чыгарма жаратуу дайыма чыгармачылдардын көңүлүнүн

борборунда болуп келген. Музыкага XVII кылымда кирип келген. Музыкадагы классицизмге мұнөздүү жактары – чыгармалардагы анық идея, терең композициялык түзүлүш, жанрлар арасындағы анық чек арада өз көрүнүшүн тапкан.

Музыкада классикалык багытта чыгармачылык кылган И. Бетховен, В. Моцарт сыйктуу композиторлордун чыгармалары өзүнүн чыныгы терендиги жана үлгүлүлүгү менен ажыралып турат.

- ?! 1. Людвиг ван Бетховен качан жана каерде туулган?
2. Людвиг ван Бетховендин алгачкы балалык жылдарындағы өмүрү жөнүндө айтып бергиле.
3. Людвиг ван Бетховендин биринчи концерти жөнүндө айтып бергиле.
4. Людвиг ван Бетховендин үй-бүлөсүнүн начар абалы жана анын Бетховендин чыгармачылыгына таасири жөнүндө айтып бергиле.

### 5-тәма. ФРИДЕРИК ШОПЕН



Фридрих Шопен  
(1810 – 1849)

Фридрих Шопен дүйнөлүк музыка маданиятынын өнүгүшүндө чоң салым кошкон улуу поляк композитору. Ал фортепиано аткаруучулугунда эң жогорку чеберчиликке жетишкен, өз заманасынын (вертуоз) чебер пианисти жана поляк классикалык музыкасынын негиздөөчүсү.

Композитор Польшанын борбору Варшаванын тегерегиндеги аймактардын биринде 1810-жылы туулган. Улуу талантка ээ болгон Фридрих

музыка менен эрте машыга баштады жана биринчи чыгармасын 7 жашында жазды. 8 жашынан болсо үй-бүлө – коомдук жыйындарда пианист катарында концерттерде катышат.

1930-жылы Фридрих өзүнүн аткаруучулук чеберчилигин ашыруу максатында Парижге барат жана тагдырдын буйругу менен өмүрүнүн акырына чейин журтуна кайтпайт. Себеби, 1831-жылы Польшада революциялык күрөшкө чек коюлат. Мекендин эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөндөрдү өлтүрүшөт. Фридрих болсо, өз доорунда эгемендүүлүк үчүн күрөшкөндөрдүн арасында болгон эле. Ошол себептүү, анын чыгармачылык иш аракети журтунан алыста өттү. Ал 1849-жылы Парижде көз жумду.

Ф.Шопендин чыгармачылыгында фортепиано музикасы негизги орунду ээлейт. Анын чыгармачылыгындагы өзүнө мүнөздүүлүк чыгармаларынын улуттуулугу, идеялык образдуулугу жана сезимдерге бай назик руханиятында көрүнөт.

Шопендин чыгармачылыгы дүйнө музикасына, өзгөчө фортепиано музикасынын өнүгүшүнө чон таасир көрсөткөн. Ал, негизинен фортепиано үчүн чыгармалар жараткан жана алар «Алтын мурастын» эң жаркын үлгүлөрүнө айланган. Ар бир пианист анын чыгармаларынан аткарууну ардак деп билет. Шопендин чыгармалары: 2 концерт, фортепиано үчүн: 4 пьеса, 3 соната, 4 баллада, 76 полонез, 60 ка жакын мазуркалар, 17 вальс, 27 этюд жана башкалардан турат.

● *Ф.Шопендин чыгармаларынан үлгү уккула.*

## МАЗУРКА

Музыкасы *Ф.Шопендики*

Өтө ылдам

3/4

f >

>

(p) >

>

80



Төмөндөгү күнү нотага карап ырдагыла:



- ?! 1. Фридерик Шопен — чебер пианист.  
2. Шопен канча жашынан музыка жаза баштаган?  
3. Шопендин чыгармачылыгына мүнөздүү өзгөчөлүк жөнүндө сүйлөп бергиле.  
4. Шопен кайсы жанрлар боюнча бай чыгармачылык мурас калтырган?



oq choy- nak – ka ko'k qop-qoq, ko'k choy-nak- ka oq qop-qoq

**6-7-тәма. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА.  
ӨМҮРҮ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ.  
ЕВРОПА МУЗЫКАСЫНЫН ДҮЙНӨ ЭЛДЕРИНИН  
АРАСЫНДА БЕЛГИЛҮҮ БОЛУШУ.**



Михаил Глинка  
(1804–1857)

Орус классикалык музыкасынын негиздөөчүсү Михаил Иванович Глинка 1804-жылы 20-майда Смоленск губерниясынын Новоспасс кыштагында төрөлгөн. Глинканын музыкага болгон кызыгуусу жаштайынан эле билинди. Ал дыйкандар оркестри аткарған күүлөрдү угуп, скрипка, флейта жана фортепианодо ойноону үйрөнө баштады. Ошону менен бирге чет тилдерин, адабият жана тарыхты, сүрөт тартууну үйрөндү. 1817-жылда

Глинка Петербургга көчүп келет жана бул жерде Благородный пансионунда билим алат. 1822-жылы пансионду бүтүргөндөн кийин музыкага көбүрөөк көңүл бура баштайт. Глинканын чыгармачылыгынын калыпташында Пушкин, Грибоедов, Жуковскийлер менен болгон байланыштар өзгөчө мааниге ээ болот. 20-жылдардын акырына келип Глинка бир катар чыгармаларды жаратат. Музыка искусствоосун жана да кең көлөмдө ээлеш максатында Германия жана Италияга сапарга барат. Бул жерлерде Глинка шаарлардын турмушу, маданияты, ири композиторлору менен таанышат, заман талабындағы музыканы үйрөнөт. Италияды бир катар жаркын чыгармаларын жаратат. 1834-жылы Россияга кайтып «Иван Сусанин» операсын жаза баштады. Анын биринчи аткарылышы 1836-жылы 27-ноябрда болуп өтүп, чоң ийгиликтерге ээ болот. Андан кийин «Руслан жана Людмила» операсын жазууга

киришет. 1844-жылы Глинка Парижге барат. Берлиоз менен учурашат жана аны менен жакын мамиледе болот. Берлиоздун новаторлугун Глинка жогору баалайт. 1845-жылда болсо Глинка Испанияга барып, чоң чыгармачылык ийгиликтерге жетишет. Мадридде 1846-жылы «Арагонская хота» фантазиясын жаратат. Өмүрүнүн акыркы 9 жылы ичинде «Камаринская» симфониялык фантазиясын, кичине пьесалар, романстарды жаратат, мурда жараткан чыгармаларын кайра иштеп чыгат.

1857-жылы 3-февралда Михаил Иванович Глинка Берлинде дүйнөдөн кайтат.

● *M.Глинканың чыгармаларынан тандап, үлгү уккула.*

### **КАМАРИНСКАЯ**

*(Симфониялык фантазия)*

Музыкасы *Михаил Иванович Глинканыбы*

**Орточо ылдам**



Европа музыкасынын калыптанышы жагынан абдан чоң баскычты басып өткөн жана азыркы күндө да өрчүп келүүдө. Анын дүйнө элдерине болгон таасири чындыгында чоң болуп, мындан, бул абалды Шериктештик Мамлекеттеринин элдеринин музыка маданиятынын мисалында көрүү мүмкүн. Бул жарайян адегенде орус музыкасына өтүп өнүгүп барган, кийин башка элдер катарында кыргыз, казак, тажик, өзгөчө өзбек музыкасына да терен таасир көрсөтүп, өзүнө мүнөздүү багытта калыптанып келди.

Европа музыкасы салттарынын өзбек музыкасына кирип келиши XX кылымдын баштарында пайда болгон. Мына ошондон, өзбек композиторлорунун чыгармачылыгына бул жарайндын таасири өзгөчө түс алыш, бүткүл кылым бою өнүккөн жана өзүнүн бийик чокусуна жеткен. Бул жарайндар тунгуч муун композиторлору В.Успенский, С.Козловский, С.Василенко, Р.Глиэрлердин, Т.Садыков, М.Ашрафий, И.Акбаров, Т.Жалилов, М.Бурханов менен болгон чыгармачылык кызматташтыктарынан башталган. Натыйжада өзбек музыкасында Европага мүнөздүү болгон камералык-аспаптык, опера, симфониялык чыгармалар келип чыкты. Дал ушундай жарайнды биз башка Орто Азия мамлекеттеринде да көрүшүбүз мүмкүн.

● Европа классикалык музыкаларынан тандап, үлгү уккула.

«To‘rg‘ay I» күүсүн нотага карап ырдагыла:

TO‘RG‘AY I

- ?! 1. М.И.Глинкада музыкага болгон кызыгуусунун ойгонушунда дыйкандар оркестринин ролу эмнеде?
2. Германия жана Италияда болгон сапарлар Глинканын чыгармачылыгында кандай из калтырган?
3. «Руслан жана Людмила» операсынын жаратылыши жөнүндө айтып бергиле.
4. Испания сапары жөнүндө айтып бергиле.
5. «Камаринская» симфониялык фантазиясынын жаратылыши жөнүндө айтып бергиле.


КОНТРОЛДУК ИШ

1. **Вольфганг Амадей Моцарт кайсы кылымда жашап, чыгармачылык кылган?**  
A) XVIII кылымда; Б) XIX кылымда; С) XX кылымда.
2. **Композитор Вольфганг Амадей Моцарттын мекени каерде?**  
A) Франция; Б) Кытай С) Австрия.
3. **Людвиг Ван Бетховендин операсын белгилегиле.**  
A) «Фиделио»; Б) «Сыйкырдуу флейта»; С) «Кармен».
4. **Фридрик Шопен кайсы улуттун композитору?**  
A) Француз; Б) Поляк; С) Япон.
5. **Михаил Иванович Глинка кайсы улуттун композитору?**  
A) Өзбек; Б) Немис; С) Орус.

**6. Фортепиано бул – ...,**

- А) Кылдуу, клавиштуү, урма аспап;      Б) Кылдуу аспап;  
С) Урма аспап.

**БАШКАТЫРМА**



1. Бетховендин аты.
2. Бүтүн дүйнөдө кенири жайылган музыка аспабы.
3. Төрт аспаптан турган ансамбль кандай аталат.
4. 40тан ашык симфония жараткан немис композитору
5. «Елизага» чыгармасын жазган немис композитору.
6. Белгилүүпольшаалык пианист жана композитор.
7. Улуу орус композитору.
8. Кесиптик музыка дагы кайсы наам менен аталат.
9. Польша элдик бийлеринен бири.
10. Ири музыкалык жанр.
11. Бетховендин белгилүү пьесасы.
12. Бетховендин 3-симфониясы кандай аталган.
13. Композитордук чыгармачылык жанрларының бири.
14. Композитордук чыгармачылыктан кенири орун алган аспаптык жанрлардан бири.
15. Орус композитору М.Глинканын симфониялык фантазиясының наамы.

## **МАЗМУНУ**

Сөз башы 3	
Өзбекстан Республикасынын Мамлекеттик гимни .....	4

### **I ЧЕЙРЕК**

#### **Классикалык музыка жөнүндө түшүнүк**

<i>1-тема.</i> Өзбек классикалык музыкасы .....	6
<i>2-тема.</i> Классикалык күүлөр .....	7
<i>3-тема.</i> Классикалык ашула (ыр) .....	11
<i>4-тема.</i> Шашмакам – Өзбек классикалык музыкасынын негизи .....	13
<i>5-тема.</i> Фергана-Ташкент өрөөнүнүн классикалык музыкасы. Катта ашула .....	14
<i>6-тема.</i> Харезм өрөөнүнүн классикалык музыкасы .....	16
<i>7-тема.</i> Сурхандарыя–Кашкадарыя классикалык музыкасы .....	19
<i>8-тема.</i> Классикалык музыканын маданиятыбыздагы орду .....	22

### **II ЧЕЙРЕК**

#### **Азыркы замандағы музыка жана анын негизги өзгөчөлүктөрү**

<i>1-тема.</i> Азыркы замандағы өзбек музыкасы .....	26
<i>2-тема.</i> Азыркы замандағы музыка .....	29
<i>3-4-тема.</i> Фольклордук музыка жана дастанчылық искуствосу .....	30
<i>5-тема.</i> Эстрада музыкасы. Б.Закиров жана «Ялла» тобу .....	35
<i>6-тема.</i> Музыка искуствосунун конкурс жана фестивалдары .....	38

### **III ЧЕЙРЕК**

#### **Чыгыш элдеринин классикалык музыкасы**

<i>1-тема.</i> Чыгыш обондору .....	42
<i>2-тема.</i> Түрк жана азербайжан элдеринин классикалык музыкасы .....	45
<i>3-тема.</i> Түркмөн элдик классикалык музыкасы .....	47
<i>4-тема.</i> Иран жана араб элдик классикалык музыкасы .....	51
<i>5-тема.</i> Кытай жана уйгур элдик классикалык музыкасы .....	53
<i>6-тема.</i> Япон жана индия классикалык музыкасы .....	55
<i>7-8-тема.</i> Казак жана кыргыз элдеринин элдик музыкалары .....	57

<i>9-тема:</i> Чыгыш элдеринин кесиптик музыкасынын окшоштугу .....	60
------------------------------------------------------------------------	----

## **IV ЧЕЙРЕК**

### **Европа классикалық музыкасы жөнүндө түшүнүк**

<i>1-тема.</i> Европа классикалық музыкасы .....	65
<i>2-тема.</i> Вольфганг Амадей Моцарт .....	68
<i>3-тема.</i> Симфония жөнүндө түшүнүк .....	72
<i>4-тема.</i> Людвиг ван Бетховен .....	75
<i>5-тема.</i> Фридрик Шопен .....	78
<i>6-7-тема.</i> Михаил Иванович Глинка. Өмүрү жана чыгармачылыгы. Европа музыкасынын дүйнө әлдеринин арасында белгилүү болушу .....	82

### **C.БЕГМАТОВ**

### **MUSIQA**

6-sinf uchun darslik

(Qirg‘iz tilida)

2-басылышы

Которгон Р.Жуманазарова

Редактору С.Назаров

Көркөм редактору Ш.Мирфаёзов

Техникалық редактору Е.Корягина

Компьютерде даярдаган З.Алиева

Басма лицензиясы АI № 290.04.11.2016.

2017-жылы 15-августта басууга уруксат этилди.

Форматы 70x90  $\frac{1}{16}$ . Times KAZ гарнитурасы.

Офсеттик басма. Шарттуу басма табагы 7,02.

Нашр табагы 6,0. Нускасы 854. Заказ .....

Өзбекстан басма сөз жана кабар агенттигинин

Гафур Гулам атындагы басма-полиграфиялык чыгармачылык  
үйүндө басылды. 100128. Ташкент. Лабзак көчөсү, 86.

**Биздин интернет сайтыбыз: [www.gglit.uz](http://www.gglit.uz)**

**e-mail: [info@gglit.uz](mailto:info@gglit.uz)**